

**К. МАХКАМЖАНОВ, Ф. ХУЖАЕВ**

# ДЕНЕ ТАРБИЯ

Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү министрлиги жалпы орто билим берүүчү мектептердин 2-классы үчүн окуу колдонмо катарында сунуш кылган

Кайра иштелген бешинчи басылышы



**ТАШКЕНТ  
«О'ЗВЕКИСТОН»  
2018**

УЎК 796(075)  
КБК 74.200.55я72  
М 31

**Рецензенттер:** **Р. Мавлонова** – педагогика илимдеринин доктору, профессор; **С. Омаргалиев** – Өзбекстан Республикасында эмгек сицирген элге билим берүүнүн кызматкери; **И. Рузиева** – Республикалык Билим берүү борборунун теориялык предметтери бөлүмүнүн дene тарбиясы предмети методисти.

## **Шарттуу белгилер:**

**Б.к.: – Алгачкы абал**  
**Н.т.т. – Негизги тик турдуу**  
**Т.т. – Тик турдуу**

M 31 **Махкамжанов К., Хужаев Ф.** Дене тарбия. 2-класс окуучулары үчүн окуу колдонмо — Т.: «O'zbekiston» БПЧУ, 2018. — 136 б.

**ISBN 978-9943-01-198-4**

**УЎК 796(075)**  
**КБК 74.200.55я72**

**Республикалык максаттуу китеп фондуунун  
каражаттары эсебинен басылды.**

**ISBN 978-9943-01-198-4**

**© К. Махкамжанов жана баш., 2014–2018**  
**© «O'ZBEKISTON» БПЧУ, 2014–2018**



## Кымбаттуу окуучулар!

Силер 1-класста дене тарбиянын келип чыгышы, анын турмушта туткан орду жөнүндөгү маалыматтарга ээ болгонсунар. Ар бир адам өз денесин чыныктыруу үчүн дене тарбиялык көнүгүүлөрдү аткаруу керектигин түшүнгөнсүңөр.

Дене тарбиясы аркылуу дене кыймылдарын аткаруу усулдарын үйрөнгөнсүңөр жана өз алдынча аткара ала турган болгонсунар.

Силер ушул окуу жылында «Саламаттыкты чындоодо дене тарбиялык көнүгүүлөрдүн мааниси» жана «Окуучулардын күн тартиби» жөнүндө билимге ээ болосунар. Алгачкы абалдар жана түрдүү кыймылдарды үйрөнөсүңөр. Булардан тышкарь, сабак учурунда үйрө-



нүлө турган негизги кыймылдарды  
калыштандырып барасыңар.

Дене тарбиясы сабагына өзгөчө  
көңүл буруу жана аны менен дос-  
тошуу керек. Анткени дене тарбия  
сабактарында силер турмушта за-  
рыл болгон билим жана түрдүү  
көнүкмөлөргө ээ болосуңар. Ко-  
шумча машигуулар жана спорт  
менен алектенүү аркылуу дене  
тарбиялык даярдыгыңарды жетил-  
тиресиңер.

Кымбаттуу окуучулар! Ар дайым  
дени сак, күчтүү, акылдуу, адептүү  
булууга аракет кылгыла!



## ТЕОРИЯЛЫК БИЛИМ НЕГИЗДЕРИ

### Таза абада дене тарбия көнүгүүлөр менен машыгуу

Таза абада ар түрдүү көнүгүүлөр, оюндар, туристтик сейилдер өткөрүлөт. Алардын мааниси абдан чоң. Ошондуктан, туристтик сейилдерге даярдыкты бакча жашынан баштоо керек. Сейил жарайянында балдар табият, андагы турмуш, бакча жана ушул тегеректеги өсүмдүктөр, дарактардын аты, ошондой эле кээ бир жаныбарлар дүйнөсү менен таанышышат. Балдарда тартыптуулук, катарда жүрүү, аралыкты сактап жүрүү жана башкалар калыптанып барат. Сейилде балдар гербариyllер жыйнашат, гүлдөр, дарактар отургузушат, аларга суу куюшат, мектептин айланасын тазалашат. Сейил жарайянында балдардын кыймыл-аракети түрдүү кыймылдар (жүрүү, жүгүрүү, секириүү,

*a**б**в**1-сурөт.**г*

ыргытуу), ошондой эле мелдештер жана оюндар менен байытып барышы мүмкүн.

Башталғыч класстарда сейилдер бир кыйла жакшыланып, аралыктар акырындық менен ашырып барылат. Туризмдин жөнөкөй билим жана көнүкмөлөрү: тайыз суу-



дан жылаңаяк өтүү (бакчадан муну жердин бетиндеги белгилүү көндик жана узундукта белгилөө мүмкүн), рюкзакка нерселерди жайгаштыруу (рюкзакты өздөрү даярдашы мүмкүн), рюкзак менен жоон жыгачтын үстүндө жана түрдүү жерлерде жүрүүнү үйрөнүү, түрдүү формадагы от жагуу (костёр), очок жасоо жана тамак даярдоо, чатырды (палатка) орнотуу (чатырды өздөрү даярдашат) көнүкмөсү калыптанып барат (1-сүрөт, а, б, в, г).

### Суроолор

1. Таза абада сейил жаражында кандай оюндарды ойноо мүмкүн?
2. Силерге кандай оюндар жагат?
3. Туристтик сейилге чыгуу үчүн кандай даярдык керек?
4. Туристтик сейилге чыгуу кезинде окуучу эмнелер менен таанышат?
5. Туристтик сейилге чыгуу кезинде окуучу эмнелерди үйрөнөт?
6. Туристтик сейилдин кандай түрлөрүн билесиңер?



## Тапшырмалар

1. Сейил кезинде кандай тажрыйбалар калыптанып барат?
2. Туристтик сейилге даярдык көрүү жөнүндө маалыматтар жазып бергиле.

## СПОРТ ТҮРЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ КЫСКАЧА МААЛЫМАТ



Кымбаттуу окуучулар! Силер дene тарбиясы сабактарында өтүлө турган кээ бир спорт түрлөрүнүн элементтерин үйрөнүңөр жана спорттун түрлөрү менен тааныштыңар.

Алардан өзүңөргө жаккан спорттун түрү менен машыгышыңар мүмкүн.



Байыркы ата-бабаларбыз де-не кыймыл-аракеттерин, айрыкча аңчылық қылууну үйрөнүү доорунан баштап машыгууларды ким жакшы аткарат, аңчылық қылууда ким ча-кан, шамдагайлық менен ким жого-ру чыгат деген маселеге көп көңүл бөлгөн. Жөнөкөй сөз менен айт-канда мелдешүүлөр болгон.

Амир Темур бабабыз доорун-да эле аскерлерин ар тараптуу күчтүү, бакубат, шамдагай, эр жүрөк, баатыр қылып тарбиялоодо алардын дene тарбиялық даяр-дыгын сынап көрүү максатында түрдүү мелдештер уюштурулган. Мелдештер күрөш, ат байгеси, сууда сүзүү, аскаларга тырмышып чыгуу, дарыялардан аркан аркылуу өтүү, найза, қылыш өндүү курал-дар менен чабышуу, таш көтөрүү боюнча өткөрүлгөн. Мындай мел-дештердин үзгүлтүксүз өткөрүп турулушу аскерлердин дени сак, бакубат болушун камсыздаган.

Амир Темур аскерлери тек гана жалпы дene чыныктыруу менен гана



чектелип калбастан, «1000 аскер» оюндары, б.а. каратэге жакыныраак болгон спорттун түрү менен да үзгүлтүксүз машыгып турушкан жана мелдештер да өткөрүлүп турган.


Убакыт өткөн сайын спорттун түрлөрү да көбөйүп барды. Азыркы күндө Республика биринчилиги мелдештери менен бирге Азия, Дүйнөлүк чемпионаттар, Олимпиада оюндары өткөрүлүп, эң күчтүү спортчулар аныкталууда.

Жалпы орто билим берүү мамлекеттик Программасында мектептерде өтүлүүчү спорт элементтери негизинде төмөндөгү спорт түрлөрү көрсөтүлгөн.

## Жеңил атлетика

Жеңил атлетика спортуна төмөнкү түрлөр кирет (2-сүрөт):

- төмөнкү стартка туруу;
- аралыкка жүгүрүү;
- марага жетип келүү;
- жүгүрүп келип бийиктике секириүү;



**2-сурəт.**



ж

### *2-сүрөт.*

- д) теннис тобун ыргытуу;
- е) жүгүрүп келип узундукка секириүү;
- ж) эстафета жүгүрүү.

Мамлекетибиздин жеңил атлетика боюнча белгилүү спортчулары:

1. Светлана Радзивил – эл аралык спорт чебери, бийиктикке секириүү боюнча 2015-жылда Кытайда өткөрүлгөн Азия оюндарынын жеңүүчүсү.

2. Анвар Кучмурадов – эл аралык категориядагы спорт чебери, 100 метрге жүгүрүүдө эл аралык мелдештердин катышуучусу.



## Суроолор

1. Женіл атлетиканың кандай түрлөрүн билесиңер?
2. Силерге женіл атлетиканың кайсы түрү жагат?
3. Женіл атлетика спорт түрлөрүнүн кайсы бири мектептеги дәне тарбия сабактарында өтүлөт?
4. Женіл атлетика боюнча мектепте кандай натыйжаларга жетиштиңер?

## Тапшырмалар

1. 30 м аралыкка тез жүгүрүү жөн-дөмдүүлүгүнөрдү сынап көргүлө.
2. Кичинекей топту алыска ыргытууда жетише турган натыйжаларыңарды аныктагыла.
3. Женіл атлетиканың түрлөрүнүн атын жазгыла.

## Спорт гимнастикасы

Гимнастика спорт гимнастикасы, көркөм гимнастика жана акробатиканы өз ичине алат.

Спорт гимнастикасы боюнча мамлекетибиздин белгилүү спортчулары:



1. Сергей Диамидов – эмгек сиңирген спорт чебери, дүйнөлүк чемпион.

2. Оксана Чусовитина – эмгек сиңирген спорт чебери, 7 жолу Олимпиада катышуучусу, дүйнөлүк чемпион.

3. Марат Каримов – спорт чебери.

4. Антон Фокин – эл аралық спорт чебери, Олимпиада жана дүйнөлүк чемпионаттарының катышуучусу.

5. Аловуддин Атаканов – эл аралық категориядагы спорт чебери, эл аралық мелдешүүлөрдүн жеңүүчүсү.



*3-сүрөт.*



*4-сүрөт.*



5-сүрөт.



6-сүрөт.

Жеке устунда көнүгүү аткаруу (3-сүрөт).

Шакекте көнүгүү аткаруу (4-сүрөт).

Гимнастикалык кондо көнүгүү аткаруу (5-сүрөт).

Турникте көнүгүү аткаруу (6-сүрөт).

### Суроолор

1. Спорт гимнастикасынын кандай түрлөрүн билесиңер?

2. Дене тарбия сабактарында гимнастика боюнча кандай спорт буюмдары колдонулат?

3. Спорт гимнастикасы боюнча дагы кандай атактуу спортчуларды билесиңер?



## Футбол

Футбол жөнүндө абдан көп уккансыңар. Дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде балдар да, чондор да жыргап футбол ойношот. Адамзаттын ал же бул даражадагы тоголок буюмдарды тоголотуу, сунуу жана ыргытуу мүмкүндүгүн аңдап жеткенине бир топ замандар болду.

Англиялыктарды футболго негиз салуучулар деп эсептешет; так ошол жерде бул оюн биринчи жолу футбол деп аталган. 1863-жылы Кембридж коллежинде футбол федерациясы уюштурулду жана футбол тоголок топ менен бутта ойноо оюну деп жарыя кылышынды. Мына ошондуктан футболдун мекени Англия деп аталат. Футболдун биринчи эрежеси 1863-жылы декабрь айында басылып чыгарылды.

Футбол сөзү англисчө болуп «fut» – бут, «bol» – топ, б.а. «бутта топ тебүү» маанисин билдириет (7-сүрөт).



### *7-сүрөт.*

Футбол тобунун салмагы 400-450 г.

Футбол тобунун айланасы 65–68 см.

Өзбекстанда биринчи болуп футбол командасы 1912-жылы Кокон шаарында уюштурулган. Айрыкча, эгемендүүлүккө жетишкенибизден кийин балдардын арасында футбол оюнун өркүндөтүүгө чоң көңүл бурулууда.

«Пахтакор» командасы биринчи болуп Өзбекстанды дүйнөгө таанытты. Аталган командада Геннадий Красницкий, Хамид Рахматуллаев, Биродар Абдураимов, Тулаган Исхаков, Владимир Фёдоров, Миржалал Касымов сыйктуу мыкты спортчулар топ тебишиген.

2–Дене тарбия, 2-кл.



## Суроолор

1. Ар бир футбол командасында канча киши ойнойт?
2. Атактуу өзбек футболчуларынан кимдердин атын билесиңер?
3. Футбол оюну канча убакытка соузлат?

## Тапшырмалар

1. 7-сүрөттөгү футбол оюну жөнүндө сүйлөп бергиле.
2. Футбол тобун тээп, белгиленген жерге түшүрүштү үйрөнгүлө.

## БАСКЕТБОЛ

Баскетболду 1891-жылы АКШтын Массачусетс штатындагы Спрингфилд коллежинин дene тарбиясы мугалими Жеймс Нейсмит «ойлоп» тапкан. Бул оюнду жаратууда Нейсмит узак убакыттардан бери кеңири таралган топ менен өткөрүлө турган жөнөкөй оюндар жөнүндөгү тарыхый маалыматтардан пайдаланган деп болжомол кылуу мүмкүн.



Топ себетке түшүрүлө турган-дыгы үчүн бул оюн баскетбол («basket» – себет, «bol» – топ) деп атала баштады.

Баскетболдо да башка көптөгөн оюндарда болгону сыйктуу, оюн-чунун орду анын өзүнө мүнөздүү жөндөмү менен белгиленет. Өзүнүн анык болжолго ыргытышы менен упайлар көлтируүчүлөрдөн, адатта, качырган учурда пайдаланышат жана алар атаандашуучулардын себети тарапка кол салып турушат (8-сүрөт).

Ортодогу оюнчу, адатта, абдан, бийик бойлуу болот. Ал топту биринчи ыргытканда эле жамаадагыларга сунууну билиши керек. Анын бою жамаага жардам берет, башкача айтканда топ анык эмес ыргытылгандан кийин себетке же шитке урулуп кайтканында, аны өз көңүлүндө тутуу керек.

Коргоочулар атаандашуучу кол салуучуларына упай утуштарына ар тараптан жолтоо кылуулары керек. Ошондуктан алар аракетчен, куу



*8-сурəт.*



булуулары жана ошону менен биргэ өз жамааларынын кол салууларында катышууга да үлгүрүүлөрү зарыл.

Бардык түрдөгү эркектердин мелдештери үчүн топтун айлана узундугу 74,9–78 см, салмагы 567–650 г. Аялдар үчүн топтун айлана узундугу 72,4–73,7 см, салмагы 510–567 г болушу керек.

Өзбекстандын спортчуларынын арасында биринчи Олимпиада оюндарынын чемпиону болгондор:

Эркектер ортосунда – Алижан Жармухамедов.

Аялдар ортосунда – Татьяна Тарникиди.

Эң атактуу спортчуларыбыздан Равилия Салимова үч жолу дүйнөлүк жана алты жолу Европа чемпиону наамына ээ болгон.

### Суроолор

1. Баскетбол сөзү кандай маанини билдириет?

2. Баскетбол тобу кандай түзүлүшкө ээ?



3. Ушул спорттун түрү боюнча дагы кандай атактуу спортчуларды билесиңдер?

### Тапшырма

Баскетбол тобун алга карай жана буюмдар арасынан бир кол менен жерге уруп жүрүүнү үйрөнгүлө.

### СҮЗҮҮ

Чындығында суу бул – өмүр. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, инсандар үчүн суу негизги зарылдык. Ал организмди чынықтыра турган эң пайдалуу каражаттардан бири. Себеби ал дene, бут, ийин булчундарынын бир калыпта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк берет. Айрыкча, сүзүү жаражында өпкө абдан жакшы өнүгөт, дем алууда катышуучу булчундар чыналат, дем алуу жана дем чыгаруу тереңдешет. Натыйжада сүзүүчү адамдын өпкөсүнүн артараптуу көнөйишине алыш келет (9-сүрөт).




### *9-сүрөт.*


Мындан тышкary, суу өзүнүн басым күчү менен кандын айланышын, айрыкча венадагы кандын айланышын жакшылайт. Түрдүү аба-ырайы шарттарында, жогорутемөн температураларда сууда чөмүлүү организмди чыныктырат.

Мамлекетибизде бул спорттун түрү боюнча көптөгөн атактуу спортчулар жетишип чыккан:

1. Светлана Бабанина 100 м ге брасс усулуунда сүзүү боюнча эки жолу дүйнөлүк рекордду орноткон. Япониянын Токио шаарында өткөрүлгөн олимпиадада ал 200 м ге брасс усулуунда  $(2,28,6),4 \times 100$



10-сүрөт.



11-сүрөт.


м ге комбинациялуу эстафетада сүзүп, эки бронза медалын женип алган.

2. Сергей Конов жана Сергей Зоболотновдор – мурдагы союз чемпиондору жана Олимпиада катышуучулары.


**Сүзүү түрлөрү.** Кроль усулуунда көкүрөктө эркин сүзүү (10-сүрөт).

Чалкалап жатып кроль усулуунда эркин сүзүү (11-сүрөт).

Брасс усулуунда сүзүү (12-сүрөт).



12-сүрөт.



13-сүрөт.

Баттерфляй усулунда сүзүү  
(13-сүрөт).

### Суроолор

1. Силер сүзүүнү билесинөрби?
2. Силерге сүзүү спорту жагабы?
3. Сүзүүнүн кандай түрлөрүн билесинөр?

### Тапшырмалар

1. Өзүңөргө жаккан усулда сүзүүнү үйрөнгүлө.
2. Сүзүү усулдарын жазып бергиле.



## Улуттук «Туран» жеке күрөшү

Ар бир спорт түрүнүн өз аты бар. Туран наамы өзүнүн тарыхый маанисине ээ, башкача айтканда «Туран» термининин кадимки мааниси «эрдиги төңсиз, эр жүрөк жана балбан» деген маанини билдириет. Бул тарыхый булактарда Өзбекстан аймагы «Туран замин» деп көрсөтүлгөндүгү, бул аймакта ыйманы таза, руху күчтүү, адаптурмуш көчирген эл жашагандыгын билдириет.

Мисалы, «Туран» спорту жеке күрөштүн мыйзам-эрежелерине не-



*14-сүрөт.*



гизинен, атаандашуучулар аянтка чыгышканда алгач колдорун жоғоруга көтөрүп, бири-бирине ала-кандарын көрсөтүшкөн. Мындай усул улуттук күрөштөрдө да бар. Бул «көрүп кой, колумда әчтеке жок, адал күрөшөмүн» – деген маанини билдириет. Күрөшүүгө чыккан атаандашуучулар күрөш алдынан бири-бирине кол беришет. Мындан өзүмдүн эмнеге жөн-дөмдүүлүгүмдү билүүгө мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн ыракмат деген маани келип чыгат. Демек, «Туран» күрөшүндө күрөшкө чыккан күрөшчүнүн биринчи милдети – атаандашуучуну жөнүү эмес, балким өз күч-кубатын, чебердигин толо ишке салуу, сыноо.

«Туран» күрөшүндө катышуучулар күжүрмөндүүлүк жана соккусуз түрдө мелдешишет. Катышуучулар эркин көнүгүүлөрдү көрсөтүүсү, жуптук, көргөзмөлүү чыгууларда күрөшүшөт (14-сүрөт). Таяк жана аркандан курал катарында пайдаланышат.



## Суроолор


1. Күрөштүн дагы кандай түрлөрүн билесинер?
2. «Туран» сөзүнүн мааниси кандай?

## Тапшырма

Күрөштүн түрлөрүнө тиешелүү көнүгүүлөрдү үйрөнгүлө.

### **Саламаттыкты чыңдоого каратылган дene тарбия көнүгүүлөрү**

Сүрөттөрдө көрсөтүлгөн кээ бир кыймылдар: жүрүү, тең салмактуулукту сактоо, жүгүрүү, секирүү жана башка дene тарбиялык көнүгүүлөрдүн түрлөрү менен машыгуу денинин чыңдыгын жана дene тарбиялык даярдыкты бекемдөө менен бирге инсан дenesин толук өнүктүрөт (15, 16, 17-сүрөттөр). Дене тарбиялык көнүгүүлөр менен машыга турғандар шамдагай, чыдамкай, эркүү, бакубат, сулуу жана аракетчен болот. Натыйжада жумуш жөндөмдүүлүгү жогору болот.



15-сүрөт.



16-сүрөт.

Ошондуктан ар бир кыймылды өз алдынча, жакшы жана аз күч сарп кылган абалда так жана туура аткарууну үйрөнгүлө. Ошондо силер дene тарбиялык көнүгүүлөрдү аткарғанда аз чарчайсыңар.

Жогору жумуш жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу — саламаттыктын бириńчи белгиси болуп саналат.

Жаңы кыймыл көнүкмөлөрүнө ээ болуу, татаал көнүгүүлөрдү ат-



17-сүрөт.



каруунун натыйжасында адамдың баш мээ кабыгында жана денесинде кандың айланышы жакшыланат. Иштөө жөндөмдүүлүгү күчөйөт.

Ошондой эле, дene тарбиялык көнүгүүлөр менен үзгүлтүксүз машигуу өпкө, тамак сицирүү жана денебиздеги башка мүчөлөрдүн ишин жакшылайт. Эң негизгиси организмибиздин тышкы чөйрөнүн терс таасирлерине жана оору козготуучу микробдорго каршы чыдамдуулугун ашырат.

Дене тарбиялык көнүгүүлөр менен үзгүлтүксүз машига турган адам өмүр бою кез келген ар кандай кыйынчылыштарды эркүүлүк менен жеңип, дайыма руханий жактан жеткилең, дени сак, бакубат болот.

Дене тарбиялык көнүгүүлөр менен үзгүлтүксүз машиккан адамдың дene мүчөлөрүндө зат алмашуусунун активдешүүсү себептүү анын клетка ткандары өсүп, жаңыланып барат. Жалпы өнүгүү пайда болот жана натыйжада адам денесинде



кан-тамыр иши мықтыланып барат.

Дене тарбиялық даярдыкка ээ болгон адамдын денесинин картаюусу акырындайт, себеби мындаидай адамдын дене мүчөлөрү тынч абалда да, иштөө убагында да бир калыпта иш-аракет көрсөтөт.

Мындаидай адам дем алуу убагында тез уйкуга кетет жана күнү бою арттырган чарchoолору тез жоюлат. Анын табити жакшырат. Тамак сицируү органдары бир калыпта иштейт, көңүлү дайыма көтөрүңкү болот.

Мыкты дене тарбиялық даярдыкка ээ болгон адам аз ооруйт. Эгер ооруп калса, ооруну жеңил жана толук жеңет, иш жөндөмдүүлүгү тез калыбына келет.

Демек, дене тарбиялық көнүгүүлөр менен үзгүлтүксүз машыгуу адам саламаттыгына он таасир этип, аны өнүктүрүп, бакубат кылат. Ден соолугун чындайт жана өмүрүнүн жаңы кырларын ачууга мүмкүнчүлүк жаратат.



## Суроолор

1. Саламаттыкты чындоодо дene тарбиясы кандай мааниге ээ?
2. Оорубастык үчүн эмне кылуу керек?

### Күн тартиби жана өздүк гигиена

Дене тарбиясы жана спорт менен машыгууда өз күн тартибиндерди түзүшүңөр, ошондой эле күн тартибине жана өздүк гигиенага сөзсүз амал кылышыңар керек.


Өздүк гигиена дегенде эмне түшүнүлөт? Бул, адегенде күн тартиби, аларда кыймыл-аракеттин активдүүлүгү, тери жана денини күтүү, убагында эс алып уктоо, убагында туура тамактануу, зыяндуу адаттардан өзүн тыюу, үйрөнүлгөн болсо андан качуу, кийим-кечектерди таза тутуу, зарыл болгон талап жана шарттарга амал кылуудан турат.



Күн тартиби эмнени билдирет? Ар бир окуучу күн тартибинде көптөгөн түрдүү-түркүн өнүмдүү аракеттер менен машыгат: мектепке барат, үй жумуштарын аткарууда ата-энесине көмөктөшөт. Курбулары менен түрдүү дене тарбиялық көнүгүүлөрдү откарат, кыймылдуу оюндар ойнот, сабак даярдайт жана башкалар. Ошон учун окуучу өзү откара турган күндөлүк бардык негизги жумуштарды пландаштырышы керек. Ушул жумуштардын ар бири менен качан машыгуусу керектигин өзүнө белгилеп алышы жана аны убагында толук откарууга адаттануусу зарыл. Бул — күн тартиби болот (18-сүрөт).

Күн тартибине амал кылууда дене тарбиялық көнүгүүлөрдүн мааниси абдан чоң. Анткени эң жөнөкөй кыймылдан соң да мээгэ абдан көп негизги нерв сигналдary (импульстар) жетип барат. Мээ аларга жооп берип, дем алуу, кан-

3—Дене тарбия, 2-кп.



### *18-сүрөт.*

дын айланышы жана башка органдарга өзүнүн атайын буйруктарын багыттайт. Натыйжада дем алуу, кандын айланышы тездешип, бардык органдар көбүрөөк кычкылтек алат жана иш-аракети жакшыланат. Инсан өзүн тетик, күчтүү, сергек сезип, жумуш жөндөмдүүлүгү ашат.



## 2-класс окуучусунун болжолдуу күн тартиби

<b>7<sup>00</sup></b>	Уйкудан ойгонуу
<b>7<sup>00</sup> – 7<sup>15</sup></b>	Дене тарбиялык көнүгүүлөр, жуунуу, орунду жыйиноо
<b>7<sup>15</sup> – 7<sup>30</sup></b>	Эртең мененки тамак
<b>7<sup>30</sup> – 7<sup>40</sup></b>	Мектепке даярдык
<b>7<sup>40</sup> – 8<sup>00</sup></b>	Мектепке баруу
<b>8<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup></b>	Мектептеги окуу убагы
<b>13<sup>00</sup> – 13<sup>30</sup></b>	Мектептен үйгө кайтуу
<b>13<sup>30</sup> – 14<sup>00</sup></b>	Түшкү тамак
<b>14<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup></b>	Түшкү тамактан кийинки уйку, дем алуу, кыймылдуу оюндар
<b>16<sup>00</sup> – 17<sup>50</sup></b>	Сабак даярдоо, жумуш ордун жыйиноо
<b>17<sup>50</sup> – 18<sup>00</sup></b>	Женцил тамактануу
<b>18<sup>00</sup> – 19<sup>00</sup></b>	Таза абада болуу, үй жумуштарына жардам берүү



<b>19<sup>00</sup> – 20<sup>30</sup></b>	<b>Кечки тамак жана эркін машигуулар</b>
<b>20<sup>30</sup> – 21<sup>00</sup></b>	<b>Кечки уйкуга даярдық</b>
<b>21<sup>00</sup> – 7<sup>00</sup></b>	<b>Кечки уйку</b>

### Суроолор

1. Өздүк гигиена дегенде әмнени түшүнөсүңөр?
2. Күн тартиби әмнени билдирет?

### Тапшырмалар

1. Өзүнөрдүн күн тартибиндерди түзүп келгиле.
2. Эң сүйүктүү улуттук кыймылдуу оюндардын аттарын жазып келгиле.

### Дене тарбия

Дене тарбия жарайында дене тарбияны туура уюштуруу организмди чыныктыруу жана өнүктүрүүдө чоң мааниге ээ.

Адам турмушунда дене тарбиясы маанилүү роль ойнойт. Турмушта ар ким дени сак, күчтүү болууну каалайт. Ден соолук ой-



пикирдин тунуктугуна жана руханий тазалыкка алыш келет. Пикир жана ахлак менен дөн соолук арасында күчтүү бир байланыш бар.

Дене тарбиясын аткаруудан максат бүтүн дөнө мүчөлөрүнүн өз милдеттерин толук аткарууларын камсыздоодон турат. Органдарыбыздын кээ бирлеринин кубатын ашырып, кээ бирлерин болсо кубатсыз абалда калтыруу максатты жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн бербейт. Дене мүчөлөрүнүн түрдүү кыймылдарынан турган гимнастикалык көнүгүүлөр, ат минүү, сууда сүзүү, футбол оюну сыйктуу түрдүү көнүгүүлөр дөнө тарбиясы үчүн өтө зарыл.

Ата-бабаларыбыздын «Аракетте берекет» — деп айткандарындай, активдүү эмгек жана дөн тарбиясы дөн соолуктун кепили. Ушулардын катарында ар түрдүү спорттун түрлөрү менен үзгүлтүксүз машыгып баруу дени сак болуп өсүү мүмкүнчүлүгүн берет.



Силер өзүнөргө жаккан спорттун бир түрүн тандап алып, өз алдынча жана үзгүлтүксүз түрдө машыгып барсаңар, араңардан атактуу спортчулар жетишип чыгып, Өзбекстандын туусун жогору көтөрүшүнөргө ишенчибиз шексиз. Бул силердин колуңардан келет.

### Суроолор

- Дене тарбиясы эмне үчүн керек?
- Күндөлүк дене тарбия жарайында оюндар кандай роль ойнoit?

### Көңүлдүү минуталар

Балдар, көп убакыт аракетсиз отуруу, органдарыбыздын төмөнкү бөлүктөрүндө, карында кандын жүрбөй калышына, баш мээнин кан менен толо камсыздалбастыгына себеп болот. Бул болсо, өз кезегинде нерв клеткаларынын жашоо аракетине зыян жеткирет. Натыйжада ынтааңар да туруксуздашат. Мындан тышкарь,



көп убакыт бир орунда кыймыл-дабай отурганыңарда, белиңер чарчайт, ручканы көп убакыт колдо кармаганыңардан бармактарыңар катып калат. Натыйжада тез чарчай турган болуп каласыңар, жумушка болгон жөндөмдүүлүгүңөр төмөндөйт. Бат-бат сабактан алаксып каласыңар.

Мындай чарchoолорду жоюу үчүн 1–2 минутанын ичинде 3–4 дene тарбиялык көнүгүүлөр аткарылат. Бул көнүгүүлөр «Көнүлдүү минуталар» деп аталат.

**1-көнүгүү.** А.а.: колдор алдыда, партанын үстүнө сунулган. Колдорду жогоруга көтөрүү, созулуу, колдорго карап, алгачкы абалга кайтуу (19-сүрөт).

**2-көнүгүү.** А.а.: колдор баштын аркасында. Оң тарапка бурулуп, оң колду оң тарапка сунуу жана алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн башка тарапка сол кол менен аткаруу (20-сүрөт).

**3-көнүгүү.** А.а.: бармактарды чиркештирген абалда колдор баш-



19-сүрөт.



20-сүрөт.



21-сүрөт.

тын аркасында, колдорду жогору-  
га көтөрүп созулуу, колдорго ка-  
роо жана алгачкы абалга кайтуу  
(21-сүрөт).

**4-көнүгүү.** А.а.: бармактарды учкаштырган абалда колдор баш-  
тын аркасында, чыканак партанын үстүндө. Акырын түздөнүп,  
чыканакты каптал тарапка коюу,  
ачуу жана алгачкы абалга кайтуу  
(22-сүрөт).

**5-көнүгүү.** А.а.: колдор менен орундуктун артын кармап отуруу.



22-сүрөт.



23-сүрөт.

**Буттарды алдыга сунуу, алгачкы абалга кайтуу (23-сүрөт).**

**6-көнүгүү.** А.а.: буттар алдыга сунулуп, колдор партанын отургучунан арткы чедине коюлган. Буттарды полдон көтөргөн абалда, ийиндерди артка керүү, алгачкы абалга кайтуу (24-сүрөт).

**7-көнүгүү.** А.а.: колдор белде.

Колдорду жогоруга көтөрүп, артка ийилип созулуу жана алгачкы абалга кайтуу (25-сүрөт).

**8-көнүгүү.** А.а.: колдор ийинде.

Партада отуруп, колдорду алдыга сунуу жана алгачкы абалга кайтуу (26-сүрөт).

**9-көнүгүү.** А.а.: колдор белде.

Оң тарапка бурулуп, алгачкы абалга кайтуу. Солго бурулуп, алгачкы абалга кайтуу (27-сүрөт).



24-сүрөт.



25-сүрөт.



26-сүрөт.



27-сүрөт.

## ГИМНАСТИКА Катарга тизилүү көнүгүүлөрү

Ар кандай машыгуу катарга тизилүү көнүгүүлөрүнөн башталаат.


Катарга тизилүү көнүгүүлөрү окуучулардын тулку боюн калыптандырууга, көңүлүн бурууга, тартиптүү болушуна жардам берет. Алар мугалимдин буйругуна карап аткарылат (28-сүрөт).

1. «Бир катар болуп сапка тизил!» буйругуна негизинен окуучулар сызық бойлоп сапка турушат (28-сүрөт, а).


2. «Боюнду ондоп, тұз тур!» — деп айтылыши менен буттарды бир тегиздикке коюп, баш он тарапка бурулат (28-сүрөт, б).

3. «Тұздөнгүлө!» буйругу боюнча окуучулар катарда тик туруу абалын алышат (28-сүрөт, в).

4. «Эркин!» буйругу берилгенден кийин окуучулар өз жайларында эркин турушат, башкача айтканда бир буттары тизеден азыраак бүгүлгөн абалда болот.



*28-сүрөт.*



### 29-сүрөт.

Катарга тизилүүлөр дөнө тарбиясы мугалиминин көрсөтмөсү боюнча спорт аяңтчасы же спорт залынын түрдүү сыйыктарында аткарылат (29-сүрөт).

### Суроолор


1. Спорт залы, спорт аяңтчасынын кандай тараптарын билесиңер?
2. Эмне үчүн дээрлик бардык сабактар жана машыгуулар катарга тизилүүдөн башталат?
3. Кандай катарга тизилүү көнүгүүлөрүн билесиңер?
4. Катарга тизилүү көнүгүүлөрү жарайында кандай буйруктар колдонулат?



## Тапшырмалар

- Досторуңар менен төрт бурчтук аянтча сыйып орто, диагональ, төмөнкү жана жогорку сыйыктарды белгилегиле.
- Катарга тизилүүнүн түрлөрү — бир катарлуу сапка тизилүү жана бир катарга биригинин артынан бири турууну үйрөнүп алуу.

## ЖАЛПЫ ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ КӨНҮГҮҮЛӨР



### Алгачкы абал

Турмуш үчүн зарыл болгон негизги кыймылдарга жүрүү, жүгүрүү, секирүү, тырмышып жогору жакка чыгуу жана тосмону ашып өтүү, топту атуу жана илип алуу, тең салмактуулукту сактоо, тоңкочук атуу жана башкалар кирет. Кый-




Мылдын мына ушул түрлөрү организмдин өнүгүшүндө чоң мааниге ээ болуп, турмуш үчүн зарыл кыймыл, көнүкмө жана шыктарды калыптандыруу, өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Ар кандай кыймыл кол, бут, дененин белгилүү алгачкы абалынан башталат жана бул абал сунуш кылышкан көнүгүүнү аткаруу үчүн эң ыңгайлуу болот.

Силер алгачкы абалдарды жана алардын аттарын билишиңер керек. Бул силерге оюн убагында каалагандай аракеттерди жана дene тарбиялык көнүгүүлөрдү аткарууда досторуңар менен спорт тилинде сүйлөшүүдө жардам берет.

Төмөндө кол, бут, дененин негизги алгачкы абалдары жана кыймылдар келтирилген (30-сүрөт).

1. А. а. – т.т., тамандар жупташкан, буттун учтары бир аз ачылган, колдор дene бойлоп төмөнгө түшүрүлгөн, баш туурага караган (30-сүрөт, а).

2. А. а. – т.т., колдор алды тарапка сунулган (30-сүрөт, б).



3. А. а. – т.т., колдор жогоруга көтөрүлгөн (30-сүрөт, в).

4. А. а. – т.т., колдор каптал тарапка сунулган (30-сүрөт, г).


5. А. а. – т.т., колдор белде (30-сүрөт, д).

6. А. а. – т.т., колдор баштың аркасында (30-сүрөт, е).

7. А. а. — т.т., колдор баш үстүндө (30-сүрөт, ё).

8. А. а. – т.т., колдор ийинде (30-сүрөт, ж).

9. А. а. – т.т., колдор көкүрөк алдыда, чыканактар бүгүлгөн (30-сүрөт, з).



*30-сүрөт.*

10. А. а. – т.т., колдор артта (30-сүрөт, *и*).


11. А. а. – т.т., буттар ийин кеңдигингинде, оң (сол) бут алдыда. Буттар учкаштырылган, колдор төмөнгө түшүрүлгөн (30-сүрөт, *к*).

12. А. а. – т.т., буттар кененирәэк ачылган, колдор белде (30-сүрөт, *л*).

## Гимнастикалық таякчалар менен көнүгүүлөр

1. Таякчаның учтарының үстүнөн эки кол менен кармоо (31-сүрөт, *а*).

2. Таякчаның учтарының астынан эки кол менен кармоо (31-сүрөт, *б*).




*31-сүрөт.*

3. Таякчанын үстүнөн бир кол менен кармоо (31-сүрөт, в).
4. Таякчанын ортосунан бир кол менен кармоо (31-сүрөт, г).
5. Н.т.т. таякча ийин алдыда (31-сүрөт, д).

### Тик туруу, отуруу

1. Колдорду белге коюп, тик туруу (32-сүрөт, а).
2. Буттарды ийин кендигинде ачып, колдорду ылдыйга түшүрүү (32-сүрөт, б).
3. Колдорго таянган абалда чөгөлөп отуруу (32-сүрөт, в).
4. Тизелерде тик турган абалда колдорду дene бойлоп ылдыйга түшүрүү (32-сүрөт, г).

4—Дене тарбия, 2-кл.



### 32-сүрөт.

5. Колдорго таянган абалда тизелерде туруу, баш көтөрүлгөн (32-сүрөт, д).

6. Отуруп, буттарды жуптаган абалда алдыга сунуу, колдор ылдыйга түшүрүлгөн, баш жогоруга көтөрүлгөн (32-сүрөт, е).

7. Отурган абалда буттарды ачып алдыга сунуу, колдор ылдый-



га түшүрүлгөн, баш бир аз жого-  
руга көтөрүлгөн (32-сүрөт, ж).

8. Колдорду артка коюп, ага таянган абалда буттарды жупташтырып, алдыга сунуп отуруу (32-сурөт, з).

9. Колдорду ылдыйга түшүргөн абалда тамандарга отуруу, баш бир аз жогоруга көтөрүлгөн. Чөгөлөп отуруу үчүн буттун тамандарын бир аз ачуу мүмкүн (32-сурөт, и).


10. Колдорду тизелерге коюп, мандаш токунуп отуруу (32-сүрөт, к.).

# Жаткан абалда аткарыла турган көнүгүүлөр

1. Чалкасынан жатуу (33-сүрөт, а).
  2. Курсакта жатуу (33-сүрөт, б).
  3. Колдорго таянган абалда жатуу (33-сүрөт, в).



2



6



8

## **33-cypəm.**



## Суроолор

1. Кандай негизги алгачкы абалдарды билесинер?
2. Эмне үчүн бардык көнүгүүлөрдү алгачкы абалдан баштоо керек?
3. Гимнастикалык таякчаларды кармоонун кандай усулдарын жана алгачкы абалдарын билесинер?

## Тапшырмалар

1. Негизги алгачкы абалдардын аттарын эсте сактай билүүгө жана аларды аткарууга үйрөнгүлө.
2. Тулку бойдун алгачкы абалын туура аткарууга үйрөнүп алгыла.

## **БУТ ЖАНА ТУЛКУ БОЙДУН НЕГИЗГИ КҮЙМЫЛДАРЫ**

Кымбаттуу окуучулар! Силер үйрөнгөн негизги алгачкы абалдардан ар түрдүү күймылдар аткарылат. Алар бут, кол жана тулку бойдун күймылдары (34-сүрөт):

1. Тулку бойду алдыга, артка, онго, солго аракеттендирүү (34-сүрөт, а).

- 
2. Тулку бойду онғо, солго буруу (34-сүрөт, б).
  3. Буттарды алдыга, капитан тарапка, артка карай кыймылдатуу (34-сүрөт, в).
  4. Тизени бүгүп, бутту жогору көтөрүү (34-сүрөт, г).
  5. Тизени бүгүп, бутту артка карай көтөрүү (34-сүрөт, д).
  6. Колдорду белгө коюп, сол бутта тик туруу жана он бутту алдыга сунуп, буттун учун жерге тийгизүү (34-сүрөт, е).
  7. Колдорду белгө коюп, жарым отуруу (34-сүрөт, ж).
  8. Тизелерди бүгүп, колдорду капитан тарапты көздөй сунуу (34-сүрөт, з).
- Ушул көнүгүүлөрдөн жогору даражада пайда алуу үчүн анык пландын негизинде көнүгүүлөрдү тандоо керек. Көбүнчө дене тарбиялык көнүгүүлөрдүн комплекси төмөнкү тартиpte тандалат, мисал катарында:
9. Буттар ийин көндигинде ачылган, колдор ийинде, керилүү



*а*



*б*



*в*



*г*

*д*

*е*

*ж*

*з*

**34-сурəт.**



көнүгүүлөрү( 35-сүрөт, а) –а.а. га кайтуу.


10.Тик турган абалда тизелерди бүгүп отуруу, колдорду капитал тарапты көздөй сунуу (35-сүрөт,б). а. а. га кайтуу.

11. Тик турган абалда колдорду жогоруга көтөрүү, андан соң алдыга ийилүү (35-сүрөт, в)–а. а. га кайтуу.

12. Тик турган абалда алдыга ийилүү, сол бутту артка көтөрүү, колдорду капитал тарапты көздөй сунуу. Андан соң ушул көнүгүүнү оң бутту көтөрүү менен аткарылат (35-сүрөт, г) – а.а. га кайтуу.

13. Колдурго таянып жаткан абалда тизелерди бүгүп артка тартылып, ага отурууга аракет қылуу (35-сүрөт, д) – а. а. га кайтуу.

14. Тизелерде отуруп, алдыга болушунча ийилип, колдорду алдыга сунуу. Тулку бойду көтөрүп сол тарапка бурулуп, колдорду капитал тарапка сунуу, андан соң ушул көнүгүү оң тарапта аткарылат (35-сүрөт, е) – а. а. га кайтуу.



### 35-сурөт.

**15. Буттарды ийин кендиғинде ачып, колдорду алдыга сунуу. Колдорду сол тарапка сунуп, сол бут алдыга сунулган, учтары түздөлгөн. Ушул көнүгүүнүн өзүн он тарапта**



**аткаруу (35-сүрөт, ж) – а.а. га кайтуу.**

**16. Секиргич жип мөнөн секириүү (35-сүрөт, з) – (30- 35 жолу).**

**17. Дем тартуу көнүгүүлөрү – буттун учтарында туруп, колдорду жогоруга көтөрүп, дем тартуу жана колдорду капталдан ылдыйга түшүрүп, ийилип демди чыгаруу (35-сүрөт, и).**

Ар бир көнүгүүнү (аркан менен секириүүдөн тышкary) 4-6 жолу кайталоо.

## ТАЯНЫП СЕКИРҮҮ


Таянып секириүү окуучуларда координациялык шыктарын, шамдагайлышты, ылдамдыкты жана башка сапаттарды тарбиялайт. Таянып секириүүнүн түрлөрү:

Гимнастикалык орундукта эки колдо таянып жупташкан бут менен жерди тепкилеп тапылдатуу, сол жана он тарараптарга секирип етүү (36-сүрөт).

Жүгүрүп келип гимнастикалык көпүрөнүн (козёл) үстүнө таянып



36-сүрөт.



37-сүрөт.



38-сүрөт.

секирип тизелерде түшүү, андан кийин колдор менен түрсүлдөтүп керилип секирип жумшак конуу (37-сүрөт).

Удаалаштыкта коюлган баллондордон колдорго таянып, буттарды кериp секирүү (38-сүрөт).

## АСЫЛУУ, ЖӨРМӨЛӨӨ ЖАНА ТЫРМЫШЫП ЧЫГУУ



Жөрмөлөп жүрүү жөрмөлөп өтүү, ашып өтүү, гимнастикалык дубал жана аркан бойлоп тырмышып чыгуу сипер үчүн өтө пай-

 далуу. Себеби бул көнүгүүлөр тулку бой, ийин бөлүгү, кол, бут булчундарыңарды чындоого жардам берет. Бул көнүгүүлөрдө шамдагайлык, эркүлүк, бийиктикке секириүүнү үйрөнүү сыйактуу сапаттар тарбияланат.

Стулдун астынан же көнтөрүлгөн орундуктун арасынан жөрмөлөп өтүү (39-сүрөт).

Буюмдардын үстүнөн ашып өтүү (40-сүрөт).


Гимнастикалык орундуктардын үстүндө жөрмөлөө жана тартылуу (41-сүрөт).




39-сүрөт.



40-сүрөт.



**41-сурəт.**



**42-сурəт.**

**43-сурəт.**



**44-сурəт.**



Шатыга жана жалгыз устунга тырмышып чыгуу (42-сүрөт).

Горизонталь тартылган арканда буттардын жардамында асылып өтүү (43-сүрөт).


Арканга тырмышып чыгуу (44-сүрөт).

## **Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү**

Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрүн өзүнөр жашаган жерлерде, мектепте курбуларыңар менен жана өз алдынча аткарышыңар мүмкүн.

Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрүн, жоон жыгач, жантайма коюлган шатычалардын үстүндө жүрүп аткарышыңар мүмкүн.

Гимнастикалық орундукта бир бутта туруп, экинчи бутту алдыга, каптал тарапка, артка сунуу, колдорду белге коюп же бир кол менен гимнастикалық дубалдын таякчаларынан кармап турлуу (45-сүрөт, а).



45-сүрөт.

Гимнастикалық орундукка коюлған толтурма топтор же тартылған аркандың үстүнөн өтүп жүрүү (45-сүрөт, б).

Колдорду ар түрдүү абалдарда кыймылдатып, буттун учтарында гимнастикалық орундуктун үстүнөн жүрүү (45-сүрөт, в).

Жантайма коюлған гимнастикалық орундуктун үстүндө колдордун абалын өзгөртүрүп, тизелерди бийик көтөрүп жүрүү (45-сүрөт, г).



## Суроолор

1. Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү кандај жерлерде аткарылат?
2. Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрүн аткарууда кандај буюмдардан пайдалануу мүмкүн?

## Тапшырмалар

1. Колдоруңарды белге коюп, бир жерде тургула, экинчи бутуңарды бүгүп, тизелерди бийик көтөрүп, көздөрүнөрдү жумгула.
2. Түрдүү буюмдар – гимнастикалык орундук, толтурма топ, дүмүр жана башка буюмдардын үстүндө колдоруңарды капитал жакка сунуп, буттун учунда тургула.

## Акробатика

Акробатика көнүгүүлөрү алдыга жана артка көмөлөнүү, далыларда, башта тик туруу, «көпүрө» пайда кылуу жана башкалардан турат:

— чалкалап жаткан абалда эки кол менен тизелерди көкүрөк алдына тартуу, жыйрылып солго,



46-сүрөт.



47-сүрөт.


онго, алдыга жана артка термелүү (46-сүрөт);

— буттарды бир аз керип, чөгөлөп отуруу, эки кол менен буттарды кучактаган абалда, бүрүшүп, башты алдыга эңкейтирип отуруу;

— бүрүшүп бат артка көмөлөнүп, тоголонуу. Адатта бул көнүгүүлөр гимнастикалық төшөк же килемдин үстүндө аткарылат (47-сүрөт);

## Чалкалап жаткан абалда «көпүрө» жасоо

Гимнастикалық дубалдан бир кадам алыстыкта ага арт менен туруп, колдор жогоруга көтөрүлөт.



**48-сүрөт.**

Арт жакка ийилип, гимнастикалық дубалдың тактайларын биринин артынан бирин кармап, акырындық менен колдорду полго коюп, «көпүрө» пайда кылышат (48-сүрөт, а).

Үстү-үстүнө коюлган гимнастикалық төшөктөргө арка кылышп, буттардың арасы ачып турулат, андан соң артка ийилип «көпүрө» пайда кылышат, үч жолу пружина сымал термелип (тулку бойдун оордугун буттан колго жана тескериисинче), төртүнчү эсепте көтөрүлүп, негизги тик туруу абалына кайтылат (48-сүрөт, б).

Чалкалап жаткан абалда «көпүрө» пайда кылуудан мурда да-ярдық термелүүлөр ичинде тулку



### **48-сүрөт.**

байдун оордугу колго, колдон бутка өткөрүлөт, чалкалап түшүп жатылат, андан соң термелүү дагы кайталанат. Ошондон соң гана «көпүрө» пайда кылышат (48-сүрөт, в).

Тизелерде тик турган абалда «көпүрө» пайда кылуу. Артка ийилүү убагында шериги анын санынан кармап, өзүнө тартып турат (48-сүрөт, г).

Эки окуучу буттардын арасын ачып, бири-бирине жардам берген абалда «көпүрө» пайда кылат (48-сүрөт, д).

Өз алдынча «көпүрө» пайда кылуу (48-сүрөт, е).

### **Суроолор**

**1. Жөрмөлөп жүрүү, ашып өтүү жана тырмышып чыгуу көнүгүүлөрүнүн кандай мааниси бар?**



2. Гимнастикалық орундуктардың үстүндө тартылуу көнүгүлөрү кайсы сапттарды тарбиялайт?

3. «Көпүрө» жасоо көнүгүлөрүнүң кандай удаалаштыкта үйрөнүлөт?

### Тапшырмалар

1. Жөрмөлөп жана ашып өтүү, тырмышып чыгуу көнүгүлөрүнүн маанисин түшүндүрүп бергиле.

2. Бүрүшүү абалын түшүндүргүлө жана баяндап бергиле.

3. Тоголонуу көнүгүлөрүн аткарғыла.

### Көркөм гимнастика

Алкак (обруч) менен көнүгүү аткаруу (49-сүрөт, а).

Топ менен көнүгүү аткаруу (49-сүрөт, б).


Булава (чокмор) менен көнүгүү аткаруу (49-сүрөт, в).

Лента (тасма) менен көнүгүү аткаруу (49-сүрөт, г).

«Секиргич жип» менен көнүгүү аткаруу.



*а*



*б*



*в*



*г*

*49-сурəт.*

### Суроолор

1. Көркөм гимнастика боюнча кандай көнүгүүлөрдү билесиндер?
2. Көркөм гимнастика менен уул балдар машыгабы?
3. Көркөм гимнастика көнүгүүлөрү кайсы жерде өткөрүлөт?



## Тапшырма

Гимнастика боюнча мектепте эмнелерди үйрөнгөнүңөр жөнүндө маалымат жазып бергиле.


### **ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА**

#### **Жүрүү түрлөрү**

Жүрүү кезинде адам денесинин бардык органдары, булчундары, муундары жакшы аракеттенет жана өнүгөт.

Жүрүү эрежесине туура амал кылышында дене, арка жана карын булчундары бир кыйла чындалат, буттун таман булчундары өнүгөт, келбет туура калыптанып барат. Жүрүнүн төмөнкү негизги түрлөрү бар:

Бир калыпта жөнөкөй жүрүү. Балдар, сипер жүргөнүңөрдө таманыңарды жерге коёсуңар, андан кийин буттун учу, таман аракеттенип, жүрүүгө өтөсүңөр (мүмкүн болушунча тизе бүгүл-



50-сүрөт.

51-сүрөт.


52-сүрөт.

бөстүгү керек). Колдордун кыймылды ақырын, чыканактан бүгүлгөн, колдор кезеги менен көкүрөктөн жогору болбогон абалда алды тарапка көтөрүлөт, соң чыканак артка, жогоруга багытталат, колдун бармактары болжол менен белде болот. Баш бир аз көтөрүлгөн, ийин биш коюлган (50-сүрөт).

Колдордун абалын өзгөртүрүп, буттун учу менен жүрүү (51-сүрөт).

Тизени жогору көтөрүп жүрүү. Кыймыл тез жана анық, кадамдар кыска жана чыйрак болот (52-сүрөт).

Жарым чөгөлөп отуруу жана чөгөлөп отурган абалда жүрүү (53-сүрөт, а, б).



53-сүрөт.



54-сүрөт.


Ишеничтүү кадам таштап жүрүү. Бул аскерче жүрүүгө окшоп, бутту көтөрүп, буттун таманы толук коюлат (54-сүрөт).

### Жүгүрүү түрлөрү

Жүгүрүү балдардын турмушунда башка кыймылдарга караганда көбүрөөк кездешет. Жүгүрүүнүн төмөнкү түрлөрү силерге сунуш кылышат:

**Жөнөкөй жүгүрүү.** Бул – жүгүрүү эрежесин туура аткарган абалда эркин, жөңил, колдорду табигый кыймылдатып жүгүрүү (55-сүрөт).

**Буттун учу менен жүгүрүү.** Буттун учу жерге коюлуп, тамандар жерге тийгизилбейт. Үлдам темпте кыска кадам таштап жүгүрүлөт (56-сүрөт).



55-сүрөт.



56-сүрөт.



57-сүрөт.



58-сүрөт.


**Секирип-секирип жүгүрүү.** Бат жана кеңири аракет кылышпен буттан бутка секирип жүгүрүлөт (57-сүрөт).

**Үйлдам темпте жүгүрүү.** Буттун алдыңкы бөлүгүндө аткарылып, кеңири кадам коюлат (58-сүрөт).

**Акырын жүгүрүү.** Акырын жүгүрүү башка жүгүрүүлөргө караганда көбүрөөк колдонулат. Бул жүгүрүү жалпы чыдамкайлыкты өнүктүрөт, организмдин функционалдык мүм-



59-сүрөт.



60-сүрөт.

күнчүлүктөрүн ашырат. Ошол себептүү көп иштетилет (59-сүрөт).

Дөбөгө жана дөбөдөн ылдыйга жүгүрүү.

Дөбөгө жүгүрүү убагында майда кадам таштап, буттун учунда жүгүрүү жакшы натыйжа берет. Мында дене алды тарапка бир аз ийилет.

Ылдыйга жүгүрүүдө болсо деңени бир аз артка багыттап, чоң-чоң кадам ташталат (60-сүрөт).

### Суроолор

1. Дененин кандай негизги кыймылдарын билесиңер? Алар кандай аталат?



2. Жүрүнүн кандай түрлөрүн билесиңдер?
3. Жүгүрүнүн кандай түрлөрү бар?
4. Дөбөгө жана ылдыйга жүгүрүнүн эрежелерин айтып бергиле.

### Тапшырмалар

1. Досторуңар менен бир катарга жанаша жана биригинин артынан бири турууну кайталагыла.
2. Солго, онго бурулууларды кайталагыла.

### Кросс жүгүрүү

300; 500; 800 м ге кросс жүгүрүү. Бул жүгүрүнүн түрлөрүнөн бири болуп, орто нормада жүгүрүлөт.



**61-сүрөт.**



2-класстын окуучуларында бул жүгүрүнүн убакты эсепке алышбайт. Кросс жүгүрүү тегиз, өйдөлдүй, токойлуу жерлерде өткөрүлөт. Бул жүгүрүү окуучуларды чыдамкайлыкка тарбиялайт.

## **Маки сымал жүгүрүү**

(4x10 м)

Маки сымал жүгүрүү окуучулардын ылдамдык жана чакандык сапаттарын тарбиялайт. Ушул жүгүрүү жеке жана жамааттык абалда өткөрүлүп, женүүчүлөр аныкталат, убакыт да эсепке алышнат.


### **Суроолор**

1. Кросс жүгүрүү окуучулардын кайсы сапаттарын тарбиялайт?
2. Кросс жүгүрүнүн жөнөкөй жүгүрүүдөн айырмасы эмнеде?
3. Маки сымал жүгүрүү менен кросс жүгүрүнүн кандай айырмасы бар?
4. Маки сымал жүгүрүү кайсы сапаттарды тарбиялайт?



## СЕКИРҮҮНҮН ТҮРЛӨРҮ

Турган жерде эки бутта секирип-секирип бийиктикке секиругү (62-сүрөт).



62-сүрөт.

Буттан-бутка алқактар бойлоп секиругү (63-сүрөт).

Алқактан алқакка секиругү (64-сүрөт).




63-сүрөт.




64-сүрөт.

Турган жерде бийиктикке секириүүдө жерди тепкилеп тапылдаттуу буттун булчундарын жакшы өнүктүрөт, секиругү жөндөмдүүлүгүн



65-сүрөт.



66-сүрөт.

ашырат, ылдамдык менен алмашуу шыгын калыптандырат.

Турган жерден бийиктикке секириүү көбүрөөк оюн түрүндө өткөрүлөт.


Резинанын үстүнөн секириүү оюну (65-сүрөт).

Секирип, колдорду асылган буюмдарга тийгизүү (66-сүрөт).


40–50 см бийиктиктеги гимнастикалык тактайдын үстүнөн ылдыйга секириүү (67-сүрөт).

Орунда туруп аралыкка секириүү (68-сүрөт).

Секиргич жип менен секириүү чыдамкайлыкты өнүктүрөт, жүрөк-кан тамыр жана дем алуу иш-аракетин, ошондой эле булчундарды бе-



67-сүрөт.



68-сүрөт.

кемдейт. Секиргич жип менен секириүүнүн түрдүү усулдары бар (69-сүрөт):

- а) секиргич жиптин астынан жүгүрүп өтүү;
- б) секиргич жиптин үстүнөн секириүү (69-сүрөт, а);
- в) секиргич жип менен секирип качуу;
- г) жуп-жуп болуп секириүү (69-сүрөт, б);
- е) чоң секиргич жиптин астынан кичине аркан менен секирип өтүү (69-сүрөт, в).

Жүгүрүп келип узундукка секириүү. Адатта бул көнүгүү кумдуу аңгектерде өткөрүлөт. Спорт залында болсо биринин үстүнө




69-сүрөт, а.



69-сүрөт, б.

бири коюлган 2–3 гимнастикалык тәшəктөргө секи्रүү да мүмкүн (70-сүрөт).

Жүгүрүп келип бийиктике секириүү. Секириүүнүн бул түрүнө караганда татаалыраак болгондугу үчүн секириүүнү үйрөнүүдөн мурда 2–3 кадам жүгүрүү, кийин токтобостон ошол замат бир бут менен жер тепкилеп басуу жана тосмо-




69-сүрөт, в.



### *70-сүрөт.*

дон өтүүдө эки бутту бүгүү керек. Адегенде буттун учтарына, соң бүтүндөй бутка өтүп жумшак ко-нуу менен көнүгүү бүтөт.

Бийиктикке секириүү үчүн кум-дуу аңгек, эки кичинекей устун жана планка болушу керек. 1-жана 2-класстын окуучулары спорт за-лында тартылган резиналуу ар-кандын үстүнөн гимнастикалык төшөктөргө секириүүлөрү мүмкүн (71-сүрөт).



### *71-сүрөт.*



## Суроолор

1. Узундукка жана бийиктикке секириүнү үйрөнүү үчүн кандай буюмдардан пайдалануу мүмкүн?
2. Силер орунда туруп узундукка секириүдө кандай натыйжага жетишесиңер?
3. Секиргич жип менен секириүнүн түрлөрүн айтып бергиле.

## Тапшырмалар

1. Секиргич жип менен бир бутта жана эки бутта секириүнү үйрөнүп алгыла (ар күнү 10–20 секундадан кошуп баргыла).
2. Жогору старттан 20–30 м ге бат жүгүрүнү кайталагыла.
3. Турган жериндерден узундукка секириүнү кайталагыла.

## Кичинекей топтор менен аткарыла турган көнүгүүлөр

Силер түрдүү оюндарда кичинекей топ жана чоң топ сөздөрүн көп иштетесиңер. Алардын кандай айырмасы бар? Чонураак болгону чоң топ деп аталат (баскетбол,




волейбол, футбол жана башка топтор). Кичинекейлери кичинекей топ дейилет (теннис тобу, резиналуу кичинекей топтор).

Топту ыргытуу жана илүүнү үйрөнүү удаалаштык тартибинде сүрөттөрдө берилген.


Топту сол, он кол менен дубалга ыргытуу жана жерге түшүрбөстөн эки колдоп илип алуу (72-сүрөт, а, б).

Сол, он кол менен жерге ыргытып, алдыда, артта жана отурган абалда кол чаап, кийин топту илип алуу (73-сүрөт, а, б, в).

Топту сол, он кол менен жогоруга ыргытып (бийик ыргытылба-



*72-сүрөт.*




73-сүрөт.

сын) аны эки колдоп илип алуу. Ушул көнүгүүнү кол чаап, отуруп, тургандан кийин эки кол менен илип алуу (74-сүрөт, а, б, в).

Топту сол, оң кол менен бийик дубалга ыргытуу жана эки колдоп илип алуу (75-сүрөт, а, б).

Дубалга арт жак менен туруп, топту оң, сол, эки кол менен ду-



74-сүрөт.


75-сүрөт.




балга ыргытуу жана жерден се-  
кирген топту эки колдоп илип алуу  
(76-сүрөт, а, б).

Топту эки колдоп дубалга ыр-  
гытуу жана дубалдан секирген топ  
жерге түшпөстөн, алардын үстүнөн  
секириүү (77-сүрөт, а, б).


Топту жерге ыргытып, түрдүү  
кыймылдарды аткарғандан соң  
илип алуу (солго, он тарапка 360°




*76-сүрөт.*




*77-сүрөт.*



*78-сүрөт.*



*79-сүрөт.*




*80-сүрөт.*

тегеренүү, эки жолу секиргендөн кийин жана б.) (78-сүрөт а, б, в).

Топ менен жекеме-жеке жана жуп болуп ойноо көнүгүүлөрү (79-сүрөт).



81-сүрөт.



82-сүрөт.

Топту 1–2 кадам аралыктан эки кол менен бири-бирине ыргытуу жана эки колдоп илип алуу (80-сүрөт).

Топту жуп-жуп болуп, эки колдоп төмөндөн бири-бирине ыргытуу жана илип алуу (аралык каала-гандай болушу мүмкүн) (81-сүрөт).

Топту сол, оң кол менен жерге уруп жүрүү, жүгүрүү, себетке таштоо (82-сүрөт).




## Теннис тобун ыргытуу

Топту ыргытып-илүү аракети, көнүкмөсү жана шыктарын түрдүү усулдар менен калыптандырып ба-руу мүмкүн. Бул көнүгүүлөр топту алыска ыргытуу, болжолго – бута-га атууга көмөк берет.

Топту бутага атууда (горизон-タルь жана вертикаль бутага) ре-зина же теннис топторунан пай-даланылат. Ящик, дүмүр жана се-бетти – горизонталь бута, айлана формасы сызылган тактай, алкак, дарактарды болсо вертикаль бута деп эсептөө мүмкүн. Атуу усулу атылып жаткан заттын оордугу-на жана чондугуна карап тандап алынат. Мисалы, чоң топ себетке же жерде жаткан алкакка төмөн-дөн эки колдоп ыргытылат. Эгер топ ыргытылса, аны бир кол ме-нен аткаруу ыңгайлуураак.

Топту турган жерден алыска ыргытуу. Алгачкы абал. Сол бутту бир аз алдыга коюп, чыканак ки-чине бүгүлөт, топту он колдо баш-



83-сүрөт.

тын төбөсүндө кармалат, соң дене жана колду алдыга багытталган түрдө дененин оордугун алдыңкы бутка өткөрүп топту ыргытуу же болжолго ыргытуу бармактар менен башкарылат (83-сүрөт).

### Суроолор

1. Топту ыргытуу жана илүүнү үйрөнүүнү кайсы көнүгүүдөн баштоо керек?
2. Топту ыргытуу жана илип алуу көнүгүүлөрү менен байланыштуу кандай кыймылдуу оюндарды билесиңер?
3. Чоң жана кичинекей топ менен аткарыла турган кандай жекеме-жеке оюн көнүгүүлөрүн билесиңер?
4. Топ менен жуп болуп аткарыла турган кандай көнүгүүлөрдү билесиңер?



## Тапшырмалар

1. Топту ар түрдүү аралыктан туруп бир кол менен болжолго ыргытып түшүргүлө.
2. Вертикаль болжол жасап, ар түрдүү аралыктан туруп топту болжолго ыргытып түшүргүлө.

## Кыймылдуу оюндар

Кымбаттуу окуучулар, оюн — дene тарбиянын негизги каражаттарынан бири. Силер оюндарда кыймылдын бардык негизги түрлөрү: жүрүүнү, жүгүрүүнү, секирүүнү, ыргытууну, тосмолорду, каршылыктарды жеңүүнү үйрөнөсүңөр. Оюндар көнүл бурууну, пикирлөөнү, шамдагайлыкты, күчтү, чыдамкайлыкты өнүктүрүүгө, жамаа оюндары болсо доступк сезимин тарбиялоого көмөк берет.

Кыймыл — жашоонун негизи. Ал болбосо эч кандай иш-аракет да болбойт. Анын чектелүүсү же бузулушу болсо бардык турмуштук жарайндарга терс таасирин көрсөтөт.



Өз саламаттығыңарды сактоо жана чындоо үчүн мектепте өтүлүп жаткан 2 сааттык дене тарбия сабагы жетерлүү эместигин билишиңер керек. Силер бул кыймылдардын көлөмүн ашыруу үчүн сабактан тышкарлы убакта досторуңар менен ар түрдүү оюндарда катышсаңар, өзүңөрдүн күчтүү болуп өсүшүңөргө жардам берген болосуңар.

Ачык абада өткөрүлө турган оюндарден соолукка пайдалуу таасир көрсөтөт, бүткүл организмдин ишкердигин жакшылайт жана активдүү эс алуу куралы болуп эсептелет.

Төмөнкү сүрөттөрдө жеке абалда, жамаа жана топ-топ болуп ойноло турган түрдүү кызықтуу оюндардан мисалдар көрсөтүлгөн.

**Секиригич жип менен секириүү.** Бул оюн жөнөкөй көнүгүү болуп, анда түрдүү жаштагы кишилер да аткаруулары мүмкүн.


Атактуу спортчулар да өз машигууларында аркан менен секириүү

 көнүгүүлөрүн абдан көп аткарышат. Бул көнүгүүлөрдү жеке, жуп жана топ болуп, түрдүүчө усулдарда аткаруу мүмкүн.

Бул оюн шамдагайлык, чыдамкайлык жана башка зарыл болгон сапаттарды тарбиялайт (84-сүрөт, а, б, в, г, д).

**Велосипедде, самокатта учуу** (85-сүрөт). Бул оюн шамдагайлыкка, тең салмактуулукту сактоого жана мейкиндикти элестете билүүгө үйрөтөт.

**Алкакты тоголотуп байге ойноо** (86-сүрөт). Бул оюн абдан кызықтуу өтөт. Алкакты бир калыпта тоголотуп жүгүрүү бардыгы-



*84-сүрөт.*



нын колунан да келе бербейт. Бул үчүн үзгүлтүксүз машигуу керек.

### **Батперек менен жүгүруү.**

Батперекти ар ким өзү жасашы мүмкүн. Батперектин жактары 10–12 см болгон төрт бурчтук кагаздан жасалат. Ар бир бурчунан диагональ бойлоп ортосуна чейин (5 см) жеткизбей кыркылат жана төрт учун ортого бүгүп, аны ка-лем, ручка же жыгачтан жасалган таякчанын учунан орнотулат. Таякчаны кармап, канчалык бат чуркалса, ал ошончо тез айланат.

**«Тартышуу» оюну.** Бул көнүгүүлөр күчтү өнүктүрүүгө каратылган болуп, ал түрдүү усулдарда өткөрүлөт. Ар бир бала күчтүү болууну каалайт жана ушуга ара-




**85-сүрөт.**



**86-сүрөт.**

кет кылат. Бул оюнда балдар өз күчтөрүн сынап көрүүлөрү мүмкүн (87-сүрөт а, б, в).

**«Дар» оюну.** Дар оюну адамдан чоң даярдыкты, шамдагайлыкты, эр жүрөктүүлүктү талап кылат. Бул оюнда тең салмактуулукту сактоо жана мейкиндик сезими чоң роль ойнойт. Ошон үчүн жоон жыгач (устун), гимнастикалык орундук, жерде тартылган аркандарда жүрүү жана ушул сыйактуу



87-сүрөт.




көнүгүүлөр төң салмактуулукту сактоо, ошондой эле мейкиндик сезими сапаттарын тарбиялайт (88-сүрөт).

**«Ким шамдагай» оюну.** Бул оюнда жуп-жуп болуп ким бат жүгүрүүгө мелдешишет. Бул оюндарды кыздар да, уул балдар да кызыгып ойношот жана биринчи болууга умтулушат.

Оюнда ар бир жуп жүгүрүүдө марага биринчи келгендер женүүчү болуп эсептелет. Топторго бөлүнүп ойноо да мүмкүн. Мында кайсы топ көбүрөөк жеңип чыккан болсо, ошол топ жеңет.

**«Балык кармоо» оюну.** Мында балдар оюндун буюмдарын




88-сүрөт.



өздөрү жасоолору мүмкүн. Анда 50 см лүү тактайга 2 шакектүү мык кагылат. Балдар бирден кайырмак алышат. Ким жарым, бир метр аралыктан туруп мыктуу шакекти кайырмак менен ылдам илип алса, ошол балык кармаган (89-сүрөт).

**«Жашынмак» оюну.** Оюнда болжол менен 10 го жакын бала катышат. Оюн саноо жолу менен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — кетти, деп башталат. «Кетти» сөзү кайсы катышуучуга туура келсе, ошол бала көзүн жумуп турат. Калган оюнчулар болсо каалаган жерлерге жашырынышат.




89-сүрөт.



Көзүн жумуп турган бала, «болдубу, болдубу?» деп сурайт. Жашырынган баланын бирөөсү, «болду» деп жооп берет. Ошондон кийин ал жашырынган балдарды издеп кетет. Ошол убакта балдар андып туруп, бири-биринен кийин марага жүгүрүшөт. Издөөчү аларды кубалайт. Эгер жашырынган оюнчулардан бирөөсү марага издөөчүдөн мурда жетип келсе, «жеттим» деп кыйкырат. Кубалап жүргөн издөөчү жашырынган балдарга жетип келип, колун тийгизсе, «кол тиidi, кармадым» деп токtotot. Акыркы кармаган баланын көзүн бекитет, башкача айтканда жумуп турат. Кубалаган бала жашырынган оюнчулардын бирөөсүн да кармай албаса, кайрадан көзүн жумуп турат жана оюн кайрадан башталат (90-сүрөт).

**«Дубал сыртынан чимирилип айлан» оюну.** Балдар кол кармашып (чынжыр болуп) турушат. Балдардын бирөөсү бир четте турат, чынжырда биринчи болуп



**90-сурөт.**

турган бала, айланы бойлоп анын ичине жүгүрөт жана чынжырдан жылан сымал форма пайда кылып, төмөнкү сөздөрдү айтат:

Дубал бул,  
Айланып өт,  
Бол дагы тар,  
Дубал, бул –

деши менен бардыгы токтойт. Бир четте турган кыз мисалы, Айдана жылан сымал форманын сырт жағынан учуна жакындашат жана эң четтеги баланын колунан кармап алышп, жылан сымал форманы жайып, айланы бойлоп жүгүрөт. Чынжырдан айланы пайда болот. Ай-

7-Дене тарбия, 2-кл.



дана айлананын ортосуна түшүп калат.


**Балдар болсо:**

Айдана келет жүгүрүп,  
Таап алат урчук.  
Жиптери учту,  
Урчугу түштү.

**Акыркы сөздөрдү Айдананын өзү айтат:**

Урчугум тоголонду,  
Жиптери чубаланды.  
Урчук ал жакта,  
Учунан кармап алдым,  
Жибербей тиштеп алдым.

Ал айлананын каалаган жерине барып «жибербей тиштеп алдым» деген сөздөрүн айтып жатканда, чынжырды ошол жерден үзүп жиберет жана өзү чынжырдын үзүлүп кеткен жерине барып турат. Чынжырдын башка учунда биринчи болуп калган оюндун катышуучусу болсо оюн кайталанып жаткан кезде Айдананын ролун



91-сүрөт.



92-сүрөт.

аткарат. Оюн кайрадан башталат (91-сүрөт).

**«Жоолукту ал» оюну.** Оюн бийиктикке, башкача айтканда дарктын бутагына же гимнастикалық дубалдын тепкичтерине асып коюлган жоолукту секирип алуудан турат. Жоолукту акырындық менен бийигирээкке көтөрүү мүмкүн болсун. Бул үчүн кичинекей аркандан пайдалануу мүмкүн. Алгачкы бийиктик ашырып барылат, кээ бир балдар бул бийиктиктеги жоолукту алалбайт. Ар бир аракет кылууда жоолукту ала турган балдардын саны кемип барат, натыйжада бирөөсү жөңип чыгат (92-сүрөт).



**«Кач балам, күш келди» оюну.** Оюн аяңтчада өткөрүлөт. Катышуучулардын саны 10–15 тен ашпастыгы керек. Оюнда бир бала «бүркүт», бир бала болсо «эне башы» кылышп шайланат. Оюн катышуучуларынын калган бардыгы «жөжө» болушат. Аянттын бир четине чоңураак кылышп «айланы» сыйылат. Бардык жөжөлөр айлананын ичинде турушат. Эне башы болсо айлананын сырт жагында турат. Бүркүт эне башынын алдына келип: «Баландын бирөөсүн берип тур» дейт. Эне башы: «Эй бүркүт, кечеги балам кана?» – деп сурайт: Бүркүт болсо: «Туздашты, пиязга аралаштырды. Мышик мыёлоду, карга каг деп, алыш качты», дейт да капысынан жөжөлөргө ташталат. Ошондо эне башы өз балдарын коргоого аракет кылат. Эне башынын сергек болуу үчүн айткан сөздөрүн уккан балдар бири-бириин бекем кармап бүркүттөн качышат жана ага карматастык үчүн эне башынын артына жашы-



рынышат. Эгер бүркүт кайсыдыр жөжөгө кол тийгизсе, жөжө туткунга түшкөн эсептелет жана башка бир айланага, башкача айтканда бүркүттүн үйүнө киргизип коюлат.

Эне башы өз жөжөлөрүнөн ажыралбаган абалда «туткунду» куткаруусу мүмкүн. Бул үчүн эне башы бүркүттүн үйүнө жакындашып, туткун «жөжөгө» кол тийгизет. Туткун жөжө ошол замат туткундуктан кутулуп, оюнга кошулат. Оюн эне башынан башка бардык жөжөлөр кармалганга чейин улантылат. Бул оюнду балдардын жашы жана даярдыгына карап татаалдаштыруу (айлананын диаметри өзгөрүшү) мүмкүн (93-сүрөт).

**«Капкак» оюну.** Бул оюнда көбүрөөк кыздар катышат. Бул үчүн 9 капкак жыйноо керек. Соң 9 чакмак сзызып чыгылат. Оюнчулар 2 топко бөлүнүшөт. Кыздардын бирөөсү сакчы болуп турат. Ар бир топко саноо аркылуу ким баштоосун жана «сакчыны» тандашат. Сакчы мурдатан даярдалган 9 капкакты



### 93-сүрөт.

бир чакмакка үстү-үстүнө коюп чыгат жана ушул чакмактын алдында турат. Башка кыздардын бирөөсү 1–1,5 метрлүү аралыктан туруп жыйнап коюлган капқактарды топ менен урушу керек. Эгер капқактарды ура албаса, дагы башкасы урат. Ура алса жана капқактар чачылып кетсе, алар качышат. Сакчы кыздарды кубалайт.

Сакчы кыздарды кубалап жүргөн кезде кыздар капқактарды бир-бирден ошол чакмактарга коюп чыгуулары керек. Эгер бардык капқактар ордуна коюп чыгылса, топ жеңип чыгат. Сакчы болгон экинчи



топ женилген болот. Оюнду экинчи топ баштайт.

**«Байлам» оюну.** Балдар эки топко бөлүнүшөт жана эки тарапта, башкача айтканда карама-каршы тарапта кол кармашып турушат. Бир тарап суроо берет, экинчи тарап жооп берет.

### Суроо:

1. Байлам-байлам
2. Коён кайда?
3. Эмне жеди?
4. Түйүнчөгүң кана?
5. Арабакечин қана?

### Жооп:

- Жаным  
байлам  
Ала-Тоодо  
Сабиз жеди  
Арабада  
Жанымда, –

деп байланган балдарды көрсөтүшөт жана колдорун коюп жиберишет.

Оюн кайрадан башталат.

Ар бир туура жооптон кийин, кол кармап турган бала жанындағы баланын колунун астынан өтөт, башкача айтканда байланат. Кайсы топтун балдары көбүрөөк бай-



ланган болсо, ошол топ жеңүүчү болуп эсептелет. Суроо бериш баштап жүрүүчүнүн гана мойнунда болот. Оюндагы суроо-жоопту мугалим сөз байлыгына карап өзгөртүшү мүмкүн.

**«Короздор урушу» оюну.** Оюн аяңтчада өткөрүлөт. Жерге диаметри 2 метрлүү айланы сызылат. Бардык оюнчулар 2 топко бөлүнүшөт жана айлананын жанында бири-бирине бетме-бет болуп, эки катарга тизилишет. Ар бир топтон бирден жетекчи дайындалат.


Жетекчилер өз топторунан бир оюнчуну айланага жиберишет. Айланага келген оюнчулар колдорун артка кылышып, бир буттары менен турушат. Уруксат берилген замат, бири-бирин далылары менен тұртұшүп, айланадан итерип чыгарууга аракет кылышат. Өз теңтайлашуучусун айланадан итерип чыгара алған оюнчу жеңип чыккан эсептелет жана топ үчүн бир упай уткан болот.



Андан кийин айлананын ортосуна жетекчи тандаган кезектеги, «короздор» жубу түшөт. Оюн бардык оюнчулар «короз» ролун аткарып болгондоруна чейин улантылат. Эң көп упай жыйнаган топ жеңген болуп эсептелет. Оюн жүрүшүндө ким колдорун түшүрсө, экинчи бутун да жерге койсо, ошол уткузган эсептелет.

**«Үйсүз коён» оюну.** Эки башкаруучудан башка оюнчулар 3–5 кишиликтөртөн бөлүнүшөт. Ар кайсы топтун мүчөлөрү кол кармашып айлана пайда кылышат. Айланалар аянтчанын ар жер, ар жеринде бири-биринен 3–6 кадам арыраакта болот. Ар кайсы айлана уя эсептелип, биринчи сандуу оюнчулар коён наамын алышып, айлананын ортосунда турушат. Башкаруучулардан бири аңчы, экинчиси үйсүз коён болот (94-сүрөт).

Мугалимдин сигналы менен үйсүз коён аңчыдан качып кетет жана ал өзү каалаган үйгө кирип



*94-сүрөт.*

алышы мүмкүн. Бирок ал жердеги коён бат эле качып чыгышы керек. Аңчы болсо уядан чыккан коёндун изине түшүп кубалоону улантат. Аңчы коёнду кармап алса, алар орун алмашышат. Узак убакыт уяга кирбестен качып жүрүү мүмкүн эмес.

**«Кубалашуу» оюну.** Тандалган баштоочу түстүү жоолук менен аянттын ортосуна, башка оюнчулар болсо анын тегерегине эркин жайгашышат. Аянт абдан чоң бол-



гон убактарда андан чек ара сыйыгын тартуу мүмкүн.

Баштоочу – «Кармоочу» жоолукту жогоруга көтөрүп, «Кармоочу мен!» дейт. Ошондон соң бардык оюнчулар аянт бойлоп жүгүрүп кетишет, баштоочу болсо алардан бирин кармоого аракет кылат. Баштоочунун колу тийген оюнчу кармалган болуп эсептелет. Ал жоолукту алыш, баштоочунун милдетин аткарат. Мурдагы баштоочу болсо башкалар катары оюнда катыша берет (95-сүрөт).

Оюндун эрежеси. 1. Баштоочу тек «Кармоочу – мен!» – деп айтканынан кийин гана оюнчуларды кармашы мүмкүн. 2. Жаңы баштоочу ошол замат мурдагы баштоочуну кармашы мүмкүн эмес. 3. Аянт чек арасынан чыгып кеткен оюнчу кармалган эсептелет жана баштоочу милдетин аткарат.

**«Жолчолор үстүнөн секириүү» оюну.** Аяңчага эни 50 см ге тең




### **95-сүрөт.**

болгон 5 жолчо чийилет. Оюнчулар аянтчанын бир тарабына 2–4 топко тизилишет.

Мугалимдин сигналы боюнча топтордун биринчи оюнчулары бир жолчодон экинчи жолчого секирип өтө башташат. Бул милдетти туура аткарган оюнчу өзүнүн тобуна бир упай келтирет. Оюнда катага аз жол коюп, көп упай топтогон топ жеңип чыгат (96-сүрөт).

Оюндун эрежеси. 1. Жолчолорду белгилеп турган чек ара сызыктарын басып өтуүгө болбойт. 2. Зал же болбосо аянтчалар чон



### *96-сүрөт.*

болсо, топтордун саны көбөйтүлөт.  
3. Аянтча тарыраак болсо топтор  
кезеги менен оюнга түшүүлөрү ке-  
рек.

### **«Аттуу спортчулар» оюну.**

Залдын же аяңчанын борборуна  
айланы – манеж сыйылат. Каптал  
тарабына «аттар» үчүн катышуучу-  
лардын санынан келип чыгып 3–5  
тен кем кылышп аттарга арналган  
орун сыйылат. Бардык оюнчулар –  
«аттуулар» манеждин айланасын-  
да турушат.

Мугалимдин биринчи сигналы-  
нан кийин «аттуулар» манеждин



айланасында тизелерин бийик көтөрүп, бир тарапка жүгүрүшөт. Экинчи сигналдан кийин алар карама-каршы бағытта кыйымыл-арақет кыла башташат. Үчүнчү сигналдан кийин «аттуулар» атканалардын карама-каршы тарабына карай аракет кылышат. Төртүнчү сигнал менен «аттуулар» аттар тура турган орунга жүгүрүп, аларды ээлешет. Орунсуз калган «аттуулар» жеңилген эсептелет (97-сүрөт).




*97-сүрөт.*



Оюндун эрежеси. 1. Биринчи сигналдан кийин гана айлана бойлоп аракет кылуу, төртүнчү сигналдан кийин аттар тура турган орунга карай жүгүрүү мүмкүн. 2. «Аттуу спортчулар» манеждин айланасында аракет кылганда-рында мугалимдин көрсөтмөлөрүн аткаруулары шарт.

**«Дөңдөн-дөңгө секириүү» оюну.** 2–3 топко бөлүнгөн окуучулар бир кишилик катарга тизилип, бири-бирине паралель түрдө старт сыйыгы алдында турушат. Старттан марага чейинки болгон түз багытта бири-биринен 70–80 см аралыкта 10–12 айлана (дөң) сыйылат. Мугалимдин сигналы менен топтордун биринчи оюнчулары старттан марага чейин дөңдөн-дөңгө секирип барышат жана колдорун жогоруга көтөрүшөт. Бул ишти биринчи болуп аткарған оюнчу өз тобунун пайдасына бир упай, экинчи аткарғаны болсо эки упай келтирет. Оюн соңунда эң кем



*98-сүрөт.*

упай жыйнаган топ жөнип чыгат (98-сүрөт).

**«Бош орун» оюну.** Башкаруучдан башка бардык оюнчулар бири-биринен бир кадам аралыкта айланы пайда кылышп турушат. Башкаруучу айлананын тегерегинде жүрүп, оюнчулардан бирин акырын тұртқет да тигил же бул жакка карай жүгүрөт. Кол тийген оюнчу болсо карама-каршы тарапка жүгүрүп, тезирәэк өз ордун, башкача айтканда биш жайды ээлеп алууга аракет кылат. Айлананың



### 99-сүрөт.

нын тегерегинен жүгүрүп келип, бош орунду биринчи ээлөп алган оюнчу ошол жерде туруп калат. Жетип келе албаган оюнчу башкаруучу болот. Оюн дагы улантылат (99-сүрөт).


Жүгүрүү мелдешин бутта секириүү менен да алмаштыруу мүмкүн.

**«Мерген аңчы» оюну.** Окуучулар төрт катарга тизилишет. Ар бир катардын каршысында 6–8 метрдей аралыкта арстан, аюу, бөрү, түлкү же башка жапайы жаныбарлардын сүрөтү салынган же



ошого окшош сүрөттөр жабыштырылган  $1 \times 1$  м лүү тактай коюлган болот. Ар бир катарда бирден оюнчу топ ыргытат. Ар бир оюнчу үчтөн топ ыргытуусу зарыл. Кайсы катардагы окуучулар топту жапайы жаныбарга көп тийгизсе, ошол катар оюнда жеңип чыккан болот (100-сүрөт).

Оюнду баштоодон мурда жапайы жаныбарлар жана аларга эмне үчүн аңчылық кылуулары жөнүндө окуучуларга түшүндүрүп берүү керек. Оюнду образдуу кылышп баянdap берүү, ошондой эле окуучулар-




*100-сүрөт.*



ды анык болжолго ыргытууга, топ мүчөлөрү арасында уюшкандыкты сактоого үйрөтүү керек.

**«Топ ортодогуга» оюну.** Окуучулар бир нече топторго бөлүнүп, айланада пайда кылып турушат. Ар бир айланада 8–10 киши болот. Айланада пайда кылып турган окуучулардын арасында кулачты жайганды тиер-тийбес аралык калат. Окуучулардын буттарынын алдынан сыйзык сыйзылат. Ар бир айланадан баштоочу дайындалып, ал ортодо (атайын сыйзылган кичинекей айланын ичинде) турат (101-сүрөт).



101-сүрөт.



Мугалимдин белгисинен кийин баштоочу топту кезек-кезеги менен өз досторуна сунат жана алар кайтарган топту илип ала баштайт. Баштоочу ортодогу акыркы оюнчу кайтарган топту илип алғандан кийин, аны бийик көтөрөт. Муну менен ал топ сунуу буткөндүгүн билдирет.

Оюндуң эрежеси. 1. Топ сунуу убагында баштоочу өзүнүн айланасынан чыкпастыгы, тегеренип турган окуучулар болсо анын сыйыгын баспастыгы керек. 2. Топту түшүрүп жиберген окуучу аны барып алышы жана оюнда белгиленген тартиpte жанында турган досуна сунушу керек.

**«Жашылча бакчасындагы коёндор» оюну.** Аянтка диаметри 3–4 жана 6–8 метрге тең болгон эки айлана сыйылат. Баштоочу – сакчы кичинекей айланага, калган оюнчулар – коёндор чоң айлананын сыртына жайгашат.

Белги берилгендөн кийин, коёндор эки буттары менен секирип жашылча бакчасына түшүүгө,



сакчы болсо чоң айлана ичинде жүгүрүп коёндорду кармоого аракет кылат. Сакчынын колу тийген коёндор кармалган эсептелинет жана орундукка барып отурушат. 3–5 коён кармалғандан кийин, эң шамдагай коёндордон жаңы сакчы белгиленет. Орундукта отурған, башкача айтканда кармалған коёндор дагы оюнда катышууну улантышат. Оюндун акырында эч бир кармалбаган коёндор жана коёндорду көп кармаган сакчылар жеңүүчү деп жарыяланат.

Оюндун эрежеси. 1. Сакчы коёндорду бакчанын ичинде да, чоң айлананын ичинде да кармашы мүмкүн. 2. Коёндор мугалимдин көрсөтмөсүнө ылайык бир же эки буттарында секириүүлөрү мүмкүн. Бул эрежени бузган окуучу кармалған эсептелет.


### **«Сандарды чакыруу» оюну.**

Оюнчулар тең 3 топко бөлүнүп, бири-бирине паралель абалда тизилишет. Топтордун оюнчулары тартип менен санашат жана өз



сандарын эстеп калышат. Оюнчулардын буттарынын алдынан старт сзығы сзыылат. Андан 10–20 метрдей аралыкта мара сзығы сзыылат. Ар бир топтун каршысына мара сзығынан 10–20 метр аралыктан арыраакта бирден устун орнотулат (102-сүрөт).

Мугалим каалаган санын чакырат. Чакырылган оюнчу алдыга жүгүрүп чыгат, устундарды айланып өтөт да, тез артка кайтат. Мара сзығын биринчи болуп басып өткөн оюнчу өз тобуна бир упай келтиреет. Ошондон кийин



*102-сүрөт.*



мугалим кийинки санды чакырат жана башка. Оюнчулардын сандарын атайы аралаштырып чакырган он. Мында кээ бир оюнчулар эки ирет чакырылышы да мүмкүн. Жұгүрүп келген оюнчулар дагы өз орундарына кайтып, катарга турушат.

Оюн 5–10 минутага созулат жана упайлар саны әсептелинет. Көбүрөөк упай жыйнаган топ жеңип чыгат.

Оюндун әрежеси: 1. Эгер эки топтун оюнчулары марага бир убакта жетип келишсе, әкөөнө да упай берилбейт. 2. Марага жұгүрүп келбеген оюнчу оюнда утулган әсептелет.

## Суроолор

1. Жекеме-жеке ойноо, жамаа же топ болуп ойноло турған оюндардын кайсы бири силерге көбүрөөк жагат?
2. Кайсы оюнда ылдамдық көбүрөөк тарбияланат? Шамдагайлықчы?
3. Секиругүнү үйрөнүүдө кандай оюндардан пайдалануу мүмкүн?



## Тапшырмалар

1. Жекеме-жеке жана көпчүлүк менин ойноло турган оюндардын аттарын жазып чыктыла.

2. Жамаа болуп ойноло турган оюндардын аттарын жазгыла.

## ШАХМАТ

Оюндин максаты – душмандардын королун атайын «мат» жүрүш менен жоготуу. Кайсы катышуучу биринчи болуп «матты» жарыя кылса, ал жеңүүчү болот.


### Шахмат доскасында фигуралардын жүрүү тартиби

Шахмат доскасында үч багытта жүрүү мүмкүн:

а) Туурага жана артка вертикаль сыйзық боюнча, так эле лифтте жогоруга жана төмөнгө түшкөндөй (103-сүрөт, а).

б) Оңго жана солго горизонталдуу сыйзық боюнча ( 103-сүрөт,б)

в) Жантайма горизонталдуу, бурчтан бурчка чейин ( 103-сүрөт,в).




103-сүрөт.

Оюнду баштоодон мурда он жактагы эң төмөнкү бурчтагы чакмак ак, сол жактагы чакмак кара түстө болушу керек.

Ар бир катышуучу өзү ойной турган түстөгү фигуralарды жайгаштырат – ак же кара. Өзү тарабындагы эки катар чакмактарды толтурат.

Шахмат фигуралары төмөнкү тартиpte жайгаштырылат (104-сүрөт).



104-сүрөт.



**Шахмат фигураларының жүрүшү төмөнкү тартипте амалга ашырылат:**




**а) Шахтын (король) жүрүшү.**

Шах – башкы жана эң негизги фигура.

Аны эч бир күчкө тендештирилбейт жана ушул турушунда тендешсиз фигура. Бирок аны утуп алуу, башкасын шахка алмаштыруу мүмкүн эмес.

Башка бир тараптан, шахтын жүрүшү жана ага каршы жүрүш кылышып, каршы тараптын фигуralарын колго киргизүү мүмкүн.

Шахты уруп болбойт, ага тек гана мат коюлат.



*105-сүрөт.*

Шахмат доскасында шах бардык багытта жүрүшү мүмкүн – алдыга, артка, онго, солго, туурага





жана диагональ бойлоп, бир чакмакка гана.

**б)** Ферздин жүрүшү.

Ферзь бардык багыттар боюнча каалаган алыстыктагы чакмакка жүрүшү мүмкүн. Ферзь да шах сыйктуу жүрүшү жана каршилаштын фигуralарын утушу мүмкүн, ферзь ушул багыттар боюнча каалаган чакмактарга жүре алат. (106-сүрөт, а).

Ферзь башкы шахмат тактайында 27 бөлмөгө жүре алат.

**а****б**

106-сүрөт.

**в)** Ладьянын жүрүшү.

Ладья – өзү турган чакмактын алды жагында же кепталында болгон фигураны ура алат.




Ладьянын королдон айырмасы, ал бир канча бош чакмактардан секирип өтүшү жана каалаган аралыкка жүрүп, жолдо кездешкен каршылаштын фигурасын урушу мүмкүн (106-сүрөт, б).




г) Пилдин жүрүшү.

Пил тек гана диагональ бойлоп каалаган аралыкка жүрүшү мүмкүн (107-сүрөт, а).


Оюн жүрүшүндө пилдер чакмактардын түсүн өзгөртүрө албайт.




а



б



в



г

107-сүрөт.




**д) Аттын жүрүшү.**

Ат – бардык фигуralардын ичинде эң чаканы болуп, ал ар кандай фигуранын үстүнөн секирип «Г» тамгасын пайда кылышп жүрөт (107-сүрөт, б).

Ат эки чакмак алдыга жана оң тарапка же солго бурулуп токтойт. Шахмат доскасынын борборунда турган аттын 8 жолу болот (107-сүрөт, в).

Бурчта турганда гана анын эки жолу болот (107-сүрөт, г).

Ат ак чакмактан жүрсө, ал сөзсүз кара чакмакта турушу керек жана тескерисинче. Аттын башка фигуralардан айырмасы, ал бардык фигуralардан секирип өтүшү мүмкүн



*108-сүрөт.*



жана ат кайсы абалда журсө, ошондой кылышп фибуаларды урат.


е)  Жөөлөр жүрүшү.

Жөөлөр тек гана алдыга жүрөт. Алардын жүрүш эрежелери – бир чакмак алдыга, вертикаль багыты боюнча, эч качан артка жүрбөйт жана урбайт ( 108-сүрөт). Жөөлөр башка фигурадан секирип өтө албайт.

### **Өзүн-өзү көзөмөл кылуу**

Ар бир бала өзүнү-өзү ар дайым көзөмөл кылышп барышы керек. Бул абдан чоң мааниге ээ. Көзөмөл кылуу балдар үчүн кыйын эмес, муну чондор башкарышп баруулары керек.

Медицина бөлмөлөрүндө колдуун күчүн өлчөй турган аспап (динамометр (109-сүрөт, а), атайын бойдун бийиктигин өлчөй турган аспаптар (ростомер, (109-сүрөт, б), көздүн курчтугун аныктоо үчүн доска (109-сүрөт, в), өпкөнүн аба сыйымдуулугун өлчөй турган



109-сүрөт.

спирометр (109-сүрөт, г), дененин салмагын өлчөй турган тараза (109-сүрөт, д) бар.

Бойдун узундугун билүү үчүн бала башын, далыларын, артын жана тамандарын дубалга тийгизген абалда ага сүйөнүп турат. Экинчи бир бала же медайым анын башына сыйзыч коюп, боюн дубалга калем менен же башка нерсе менен белгилейт, соң метрдин жардамында бойдун узундугу аныкталат.

## **«Алпамыш» жана «Барчынай» тест критерийлери**

«Алпамыш» жана «Барчынай» тесттери боюнча критерийлерди даярдоо жана аткаруу иштери окуу жылды боюнча ишке ашырылат.



**Сынактардын бардык түрлөрү боюнча өткөрүлө турган машыгуулар дөнө тарбиясынын окуу планына киргизилет.**

Мелдештер спорт түрлөрү боюнча мелдештерди өткөрүү эрежелерине ылайык уюштурулат.

Машыгууларга үзгүлтүксүз түрдө катышып жаткан, комплекс бөлүмдөрүнө ылайык өтүлгөн материалдар боюнча жакшы баалар алган жана врачтын уруксатын алган окуучулар тест критерийлерин тапшырууга коюлат.

Атайын медициналык топко киргизилген окуучулар тест сынактарын тапшыруудан бошотулат.

### **Сынак түрлөрү жана критерийлери**

№	Сынак түрлөрү	Өлчөө бирдиги	Уул балдар		Кыз балдар	
			эсеп	эсеп	эсеп	эсеп
1.	Маки сымал жүгүрүү 3х10 м	секунд	9,8	9,7	10	9,8
2.	Арканда секириүү (1 минута)	жолу	50	60	60	70



3.	Кичине топту $1 \times 1$ м лүү точкага 10 метрден ыргытуу	5 мүмкүнчүлүк	3	4	2	3
4.	Турган жеринен узундукка секирүү	См	110	120	95	110
5.	Гимнастикалык дубалга тырмышып чыгуу (жогоруга-ылдыйга)	Секунд	6	4	7	5
6.	Төңкөрүлгөн гимнастикалык орундуктун үстүнөн жүрүү (төң салмактуулукта)	Метр	4	5	5	6
7.	Сүзүү (сүуда оюндар)	Минута	15	17	12	15
8.	Сейилге чыгуу 1,5–2 км	Көмөк көрсөтүү көнүкмөлөрүн ээлөө				
9.	Топ менен кыймылдуу оюндар	Минута	15		12	
10.	Эстафеталар	Убактысыз				

## Пайдалуу көңештер

Жалпак тамандуулуктун алдын алуу, аны жоготуу үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү туруктуу аткарууну сунуш кылабыз:

9—Дене тарбия, 2-кл.




### *110-сүрөт.*

— оюн түрүндө жуп-жуп болуп, буттун таманы менен кысып алынганды таякчаларды бир-бирден тартып алуу;

— жерде жаткан абалда бет аарчы жана башка буюмдарды буттун манжалары менен (колго таянып отурган абалда) төбөгө көтөрүү;

— оюн түрүндө ар түрдүү буюмдарды (жылаңаяк жүргөн убакта) кээде сол, кээде он буттун манжалары менен кармап көтөрүү (110-сүрөт);

— отурган же чалкадан жаткан абалда резина топту буттун таманы менен кысып алып көтөрүп, баш



### *111-сүрөт.*

жакка алып баруу. Тескерисинче кыймыл менен алгачкы абалга кайтуу (111-сүрөт);

— узун аркандын же болбосо, рейка үстүнөн кепталынан кадамдап басып жүрүү.

Мектептердин медициналык бөлмөлөрүндө жогоруда айтылган бардык өлчөө аспаптары бар. Албетте, алардан өнүмдүү пайдалануу зарыл. Шаарыбыздын көчөлөрүндө да кээ бир өлчөө аспаптарын көрүү мүмкүн (мисалы, тараза). Көзөмөл алып баруу үчүн алардан да пайдалануу мүмкүн.

Кол күчүн аныктоо үчүн динамометрлер бар. Андан пайдалануу абдан женил. Динамометрди колундардын алаканына салып, мүм-



күн болушунча катуу кысуу көрек, кийин анын сандарына карап, сол жана оң колуңдардын күчүн аныктайсыңар.

Өпкөнүн аба сыйымдуулугун өлчөш үчүн терең дем алып, резина түтүкчөгө үйлөйсүңөр. Мында аспаптын ичиндеги цилиндр белгилүү бир бийиктикке көтөрүлөт.

Денени чыныктыруу үчүн кийин-ки кездерде үйгө орнотулган спорт «шаарчасынан» кеңири пайдаланылууда. Аны куруу кыйын эмес.

Дене чоңдордун көзөмөлүндө акырындык менен чыныктырылып барылышы керек. Эртең менениңки дене тарбиялык көнүгүүлөрдү баштоодон мурда үйдү жакшылап желдетип алуу керек. Денени чыныктыруу көнүгүүлөрүн мүмкүн болушунча таза абада өткөрүү керек.

# Көбүрөөк жылаңаяк жүрүүгө адаттанган он.

Балдар, үзгүлтүксүз түрдө дene тарбиялык көнүгүүлөр жана спорт менен машыгып барсанар күчтүү, бакубат, балбан болосуңар.



## МАЗМУНУ

Теориялык билим негиздери.....	5
Таза абада дene тарбия көнүгүүлөр менен машигуу .....	5
Спорт түрлөрү жөнүндө кыскача маалымат .....	8
Жөңил атлетика .....	10
Спорт гимнастикасы .....	13
Футбол .....	16
Баскетбол .....	18
Сүзүү .....	22
Улуттук «Туран» жеke күрөшү .....	26
Саламаттыкты чындоого каратылган дene тарбия көнүгүүлөрү .....	28
Күн тартиби жана өздүк гигиена.....	32
2-класс окуучусунун болжолдуу күн тартиби .....	35
Дене тарбия.....	36
Көңүлдүү минуталар .....	38
Гимнастика .....	42
Катарга тизилүү көнүгүүлөрү.....	42
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр .....	45
Алгачкы абал.....	45
Гимнастикалык таякчалар менен көнүгүүлөр .....	48
Тик туруу, отуруу.....	49



<b>Жаткан абалда аткарыла турган көнүгүүлөр.....</b>	<b>51</b>
<b>Бут жана тулку бойдун негизги кыймылдары .....</b>	<b>52</b>
<b>Таянып секириүү .....</b>	<b>57</b>
<b>Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү .....</b>	<b>61</b>
<b>Акробатика .....</b>	<b>63</b>
<b>Чалкалап жаткан абалда «көпүрө» жасоо .....</b>	<b>64</b>
<b>Көркөм гимнастика.....</b>	<b>67</b>
<b>Женцил атлетика .....</b>	<b>69</b>
<b>Жүрүү түрлөрү.....</b>	<b>69</b>
<b>Жүгүрүү түрлөрү.....</b>	<b>71</b>
<b>Кросс жүгүрүү .....</b>	<b>74</b>
<b>Маки сымал жүгүрүү .....</b>	<b>75</b>
<b>Секириүүнүн түрлөрү.....</b>	<b>76</b>
<b>Кичинекей топтор менен .....</b>	<b>81</b>
<b>аткарыла турган көнүгүүлөр.....</b>	<b>81</b>
<b>Теннис тобун ыргытуу .....</b>	<b>87</b>
<b>Кыймылдуу оюндар .....</b>	<b>89</b>
<b>Шахмат .....</b>	<b>120</b>
<b>Шахмат доскасында фигурандардын жүрүү тартиби.....</b>	<b>120</b>
<b>Өзүн-өзү көзөмөл кылуу .....</b>	<b>126</b>
<b>«Алпамыш» жана «Барчынай» тест критерийлери .....</b>	<b>127</b>
<b>Пайдалуу кенештер .....</b>	<b>129</b>

*O'quv nashri*

**Karimjon Mahkamjonov, Faxriddin Xo'jayev**

**JISMONIY TARBIYA**

Beshinchи nashri

*Ta'lim qirg'iz tilida olib boriladigan  
umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinf  
o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma*

Которгон А. Юнусалиева

Редактору Р. Жуманазарова

Көркөм редактору Х. Кутлуков

Сүрөтчү А. Бахрамов

Техникалық редактору Б. Каримов

Компьютерде даярдаган Б. Душанова

Басма лицензиясы АI № 158. 14.08.09.

2018-жылы 25-апрелде басууга уруксат этилди.

Форматы 60x901/16. Офсеттик усуулунда басылды.

Офсеттик кагаз. Арип түрү «Arial» кегель 16, 14. Шарттуу  
басма табагы 8,5. Учёттук басма табагы 10,10.

Нускасы 717. Келишим № 18-213.

Өзбекстан басма сөз жана кабар агенттигинин

«O'zbekiston» басма-полиграфиялык

чыгармачылык үйүндө басылды.

100011, Ташкент, Навайй көчөсү, 30.

Телефон: (371) 244-87-55, 244-87-20

Факс: (371) 244-37-81, 244-38-10

e-mail: [uzbekistan@iptd-uzbekistan.uz](mailto:uzbekistan@iptd-uzbekistan.uz)

[www.iptd-uzbekistan.uz](http://www.iptd-uzbekistan.uz)

**Ижарага берилген окуу китебинин абалын  
көрсөтүүчү жадыбал**

№	Окуучунун аты, фамилиясы	Окуу жылы	Окуу китебинин алынган-дагы абалы	Класс жетекчисинин колу	Окуу китебинин тапшырылган дагы абалы	Класс жетекчисинин колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Окуу китеби ижарага берилгип, окуу жылдынын аягында кайтарып алынганда жогорудагы жадыбал класс жетекчиси тарабынан төмөнкү баалоо критерийлеринин негизинде толтурулат.

Жаңы	Окуу китебинин биринчи жолу пайдаланууга берилгендеги абалы
Жакшы	Мукабасы бүтүн, окуу китеби негизги бөлүгүнөн ажыралган эмес. Бардык барактары бар, жыртылбаган, беттеринде жазуу-сызуулар жок.
Канааттандырларлык	Мукабасы эзилген, четтери жыртылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыралуу абалы бар. Пайдалануучу тарабынан Канааттандырларлык даражада иретке келтирилген. Кээ бир беттерине сзыылган.
Канааттандырларлык эмес	Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлүктөн ажыралган же таптакыр жок. Канааттандырларлык даражада калыбына келтирилбegen. Беттери жыртылган, барактары жетишпейт, сзып, боёп ташталган. Окуу китебин калыбына келтирип болбойт.